



АНТУАН ~~de~~
СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ

КИЧИНЕКЕЙ
ХАНЗАДА

АНТУАН де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ



КИЧИНЕКЕЙ ХАНЗАДА

Жомок

ЭКИНЧИ БАСЫЛЫШЫ

Сүрөттөрүн тарткан автор

Которгон Салижан Жигигов



ФРУНЗЕ «МЕКТЕП» 1981

Тестиер балдар үчүн

ЛЕОН ВЕРТКЕ

Балдар, ушу китечпени чоң кишиге арнап койгонум үчүн силем кечирим сурайм. Актанып айтарым: а чоң киши — менин жаңымдай гөн досум. Анын үстүнө ал балакеттин баарын, а түгүл балдардын ки терин да түшүнгөн неме. Дагы бир айтчу нерсе: а досум Франциядарат, ал эми азыр аякта суук, ачарчылык. Демек, менин досум көңүл баткан жылуу сөзгө етө муктаж. Эгер ушул айткандар да мени ~~ак~~ албаса, анда китечпени ошо досум деген чоң кишинин бала ~~чагына~~ найм. Чоң кишилердин баары адегендө бала болгон го, тек ~~анысын~~ жүргөндөр гана аз. Ошентип, мен өйдөкү ариоомду кайра түзөтүп жа бир кезде бала болгон Леон Вертке.

Сент-Экзюпери А. де


С 31 Кичинекей ханзада: Жомок. Тестиер балдар үчүн. — 2-бас. /Котор. Салижан Жигитов. — Ф.: Мектеп, 1981. — 92 бет.

Сент-Экзюпери өзүнүн нағыз талант кумарынан жарагалган чыгармаларды жазған жана ал чыгармалар аркылуу сан-эсепсиз окурман дарды бактылуу кылган ашкере таланттуу калемгерлердин бири. Анын бул жомогу да окуган адамды балалык доору менен дагы бир ирет кездештирип адамдатып ишеним күчүн даазалайт.

С 70803—180
М 452 (17)—81 без объявл. 81. 4803020000

ББК 84. 4Фр
И Фр

© Акыркы сөз, «Мектеп» басмасы, 1981-ж.





I

Алты жашымда адам аралай элек чер токойлор жөнүндө з³ кылган «Болмуш окуялар» аттуу китептен бир сапар мүш сүрөт көрдүм. Сүрөттө удав деген килемейген жылан р жырткыч айбанды оп тартып жатыптыр. Мынаке, а рөт:



Китепте мындай деп жазылыптыр: «Удав өз олжосун чайбай бүкүлү жутат. Анан тырп эте албай калат да, ошо ийдон алты ай бою уктап, жутканын аш кылмайынча ойнбой жата берет».

Шумдук-шумдук окуяларга бай жунглиниң¹ турмушу уралуу көп-көп ой жүгүртүп, акыры түр калем менен бинчи мертебе сүрөт тарттым. Бу менин № 1-сүрөтүм эле. Ына, а сүрөт:



¹ Жунгли — тропик (ысык) өлкөлөрдөгү саздак жерлерде өскөн чырман чөр токой, жангел.



Тарткан сүрөтүмдү чоң кишилерге көрсөтүп:

— Коркуп атасыңарбы? — деп сурадым.

— Шляпадан да коркчу беле? — дешти алар.

А сүрөт дегеле шляпа эмес болчу. Ал пилди жутуп алган удав эле. Ошондо мен чоң кишилер андан алсын деп удавдын ичиндеги пилди айқын көрсөтүп тарттым. Билесинер, чондорго бардык нерсени түшүндүрүп бермейин болбойг. Мына, № 2-сүрөтүм:



Чоң кишилер мага жыланды ичинен тартканыңды да кой, тышынан тартканыңды да кой, андан көрө географияга, тарыхка, арифметикага, таза жазууга көбүрөөк қонул бур деп кенеш беришти. Жакшы сүрөтчү болот элем, андан алты жашымда ушинтип айныбадымбы. № 1-жана № 2-сүрөттөрүм эчтекеге арзыбай калган соң өзүмө өзүм дурус ишенбей калдым. Чоң кишилер өздөрү эчтемени андан түшүнө алыспайт, ал эми аларга көрүнгөндүн баарын улам-улам эзип түшүндүрүп отуруу балдарды аябай жадатып жиберет.

Ошентип, мен башка кесипти тандашка аргасыз болуп, учкучтукту үйрөнүп чыктым. Уча берип жер шарын бүт кыдырып койдум окшойт. Ырасын айтсам, географияны окуганным жакшы эле болгон экен. Мен Аризонадан Кытайды бир караганда эле айрып тааныйм. Түндөсү жолдон адашып кетсең мунун аябай кереги тиет.

Өмүрүмдө ар кыл олуттуу адамдарды арбын жолуктурдум. Көп убагымды чоң кишилердин арасында өткөрдүм. Алар менен коюн-колтук да жүрүп көрдүм. Ошондо деле алар жөнүндөгү ой-пикирим онолуп кеткен жок.

Башкалардан нары акылдуу, нары парасаттуу көрүнгөн бир чоң кишиге туш келгенде ага баягы № 1-сүрөтүмдү көрсөтөр элем. А сүрөттү айрып-тыткан эмесмин, дайыма жа-

ныма ала жүрчүмүн. Таанышкан адамым чын эле бирдемэ түшүнөбү — ошону билейин дечүмүн. Бирок алардын баары: «Шляпа турбайбы,» — дей салышчу. Ошондон кийин алар менен удавдар, жунглилер, жылдыздар жөнүндө сүйлөшчү эмесмин. Алар менен бриж жана гольф оюну, саясат менен галстуктар жөнүндө сүйлөшчү элем. Ошонума чоң кишилер да ыраазы болушуп, турмушту туура түшүнгөн адам менен тааныштык деп компоюп калышар эле.

II

Эзилишип сыр айтышар жан табылбай, ошентип эндекей жашап жүрдүм. Анан мындан алты жыл мурда айла жоктон Сахарага конуп калдым. Самолётумдун моторунун бир тетиги сынып ошенттим. Жанымда механик да, жүргүнчүлөр да жок эле, ошон учун канчалық кыйын болсо да, баарын өзүм ондоп көрөйүн деп бел байладым. Же моторду ондошум керек эле, же өлүшүм керек эле. Бар болгону бир жумага араң жете турган суум калган.

Ошентип, биринчи түнү адам турагынан миндеген миль¹ алыстагы чөлдүн кумуна жатып уктадым. Кемеси кыйрап, анан океандын чексиз кыйырында такта сал минип калган адам да менчелик жалгызырабас. Таң эртеңде мени бүрөөнүн чыйылдаган үнү ойготту. Менин аң-таң калганымды айта көрбөгүлө.

— Мага... козунун сүрөтүн тартып берчи! — деди.

— Ыя?

— Мага... козу тартып берчи...

Так төбөмөн капылес күн күркүрөп ийгендей ыргып турдум. Көзүмдү ушалап жибердим. Жан-жагыма карандым. Ошондо мени дегеле олуттуу тиктеп турган кызыктай бир кипкичине адамды көрдүм. Мен кийинчөрээк тарткан анын эн дурус сүрөтү мынаке. Менин сүрөтүмдө ал, чынын айт-

¹ Миль, миля — кээ бир өлкөлөрдегү жол узундугунун чени (бир миля — болжол менен 1,5 км).

сам, куду өзүндөй жакшына болбой калды. Буга мен күнөөлүү эмесмин. Чоң кишилер мага алты жашымда сенден сүрөтчү чыкпайт деп кесе айтып коюшпады беле, ошонун айынан удавты ичи менен тышынан тарткандан башка эчтеме билбей калгамын.

Ошентип, мен бу үч уктаса түшкө кирбекен кубулушка аңкайып карап турдум. Эсинарде болсун, мен адам жашаган жерден миндерген миль алыс элем. Бирок а балада же адашкандай, же эси чыгып, аябай арып-чарчагандай, же ачка калып, каны катып алсырап араң турганда кыяпат жок. Анын түрүнө карап, бу как эткен каргасы жок чөлдө жүргөн бала там-ташынан алыс калган дешке болбойт. Бир оокумда мага тил кирди:

— Бирок... сен мында эмне кылыш жүрөсүң?

Ал дагы да акырын, бирок олуттуу өтүндү:

— Мага... козу тартып берчи...

Мунун баары ушунчалык табышмактуу да, акыл жеткис да эле, ошол себептен терс жооп беришке чамам келбеди. Бу эрме чөлдө, өлүмдөн бир эле карыш алыс турганда, кайчалык өөн учураганына карабастан, чөнтөгүмдөн бир барак кагаз менен түгөнбөс калем учумду алып чыктым. Бирок ошо замат кичинемде географияны, тарыхты, арифметиканы, таза жазууну көбүрөөк үйрөнгөнүм эсиме кылт дей түштү. Мен балага:

— Сүрөт тарта албайм! — деп айттым. Кыязы, бир аз ороңдобураак айтып койдум окшойт.

Ал көшөрүп туруп алды:

— Баары бир. Козу тартып бер.

Өмүрүмдө койдун сүрөтүн тарткан эмесмин, кутулайын деп баягы өзүм билген эки сүрөттүн бириң — пил жуткан удавты тарта салдым.

— Жок, жок! Мага удав жуткан пил керек эмес! — деп кийкырып ийди бала. — Удав өтө опурталдуу, пил опсуз чоң. Менин үйүмдө баары кипкичине. Мага козу керек. Козу тартып бер.



Мен таң калганыман алдастай түшүп,
сураганын чампалай салдым.

Ал, тарткан сүрөткө ынтаа менен карап
туруп:

— Жок, бу козунун араң эле жаны бар
э肯. Башкасын тартып бер,— деди.

Дагы тартып бердим. Жаңы тааныш досум менин түшүн-
бөй жатканыма ыраймы келди белем, болор-болбос жы-
мыйып койду.

— Карабайсыңбы,— деди ал,— бу козу
эмес да. Бу кочкор турбайбы. Мүйүзүн көр-
бөйсүнбү...

Мен дагы башкача тарттым. Бу сапар да
сүрөтүм анын купулuna толгон жок.

— Бул өтө эле картаң экен. Мага көпкө
өлбөй турган козу керек.

Мен чыдабай кеттим. Тезинен моторду текшеришим ке-
рек эле. Кутулайын деп мына муну чиймелей салдым:

— Мына ящик,— дедим балага,— муунун
ичинде сен каалагандай козу бар.

Көнүлүнө эчтеме толбогон сынчым жа-
дырай түшүп:

— Жакшы болбодубу! Қандай дейсин,
бу козу чөптү көп жейби? — деди. Мен ан-
таң калдым.


— Эмие экен?

— Менин үйүмдө баары кичине да...

— Ага жетет. Мен сага кичи-
некей козу берип жатам.

— Жок, анча деле кичине
эмес...— деди ал сүрөттү үңүлө
карап жатып. — Карасаң эй! Ук-
тап калды...

Кичинекей ханзада менен ушинтип тааныштым.



Анын кайдан келгенин көпкө биле албай жүрдүм. Қичинекей ханзада мага үстөккө-босток суроо бере берет, а мен андан бирдеме сурасам, укмаксан болуп коёт. Қапыс оозунаң чыккан, байкабай айтып ийген сөздөрүнөн улам аз-аздан мага баары дайын боло баштады. Мисалы, ал менин самолётумду (самолётту тартпай эле коёюн, баары бир колуман келбейт) адеп көргөндө:

— Бу эмис дегей шумдук? — деп сурады.

— Бу «шумдук» эмес, самолёт. Менин самолётум. Асманда учат.

Анан ага уча аларымды мактаныч менен түшүндүрө баштадым. Ошондо ал кубана кыйкырып ииди:

— Канттып? Асмандан түштүңбү?

— Ооба,— дедим мен жай гана.

— Мына, тамаша!...

Кичинекей ханзада кыткылыктап күлүп жиберди. Мен ага тырчый түштүм: иши кыйчалыштап турганда ығы жок күлкүнү ким жакшы көрсүн. Анан ал:

— Демек, сен да асмандан келипсисң да,— деп койду. — Қайсы планетадан, ия?

«Бу чөлгө кайдан келгениң та-
бышмак болуп жатты эле, көрсө,
анын жандырмагы ушундай экен
го!» — деп ойлодум да, тап жыл-
дыrbай сурап жибердим:

— Аа, сен биерге башка пла-
нетадан келдим дечи?

Ал жооп кайтарбады. Менин самолётумду тиктеп туруп, акырып баш чайкады:





— Жок, сен муну менен алыстан келе албайт элең...

Ал көпкө мелтирип ойлонуп калды. Аナン чөнтөгүнөн мән берген козуну алып чыгып, ошол баа жеткис дасмиясына сонуркай баштады.

«Башка планеталар» жөнүндө бүдөмүктөтүп айткан сөздөрдөн ынтызарлыгым ашына түштү. Баланын сырын көбүрөөк тартып көрөйүн деп чегип сурадым:

— Бала, сен кайдан учуп келдиң? Ўйң кайда? Менич козумду кайда алып кеткени турасын, ия?

Ал ойго чөгүп унчукпай туруп, анан минтти:

— Ящикти мага ырас берипсин, түндөсү ичине козуну камап коём.

— Ошент. Жакшы бала болуп турсаң, сага жип да тартып берем, күндүз аны байлап коёсун. Казык да тартып берем.

Кичинекей ханзада кабак бүркөдү:

— Байлап эмне кереги бар?

— Байлап койбосон, дайынсыз алыс-алыс кетип жоголбайбу.

Тиги досум дагы кыткылыктап күлүп ииди:

— Кайда бармак эле?

— Кайда бармак эле! Башы ооган жакка бара берет да канғып...

— Жоголот деп коркпойм, үйүмдө жер аябай аз эмеспи.

Кичинекей ханзада бу сапар тамашасыз чын сөзүн айтып, кайра муңайыңкы мындаи деди:

— Башың ооган жакка түз бара берсөң, баары бир алыс кете албайсын...

IV

Дагы бир жаңылыкты мен ушинтип ачтым: көрсө, анын планетасы үйдөй эле бар экен!

Бу мени анча деле таң калтырган жок. Жер, Юпитер, Марс, Венера сыйктуу чоң планеталардан башка жүздөгөн планеталар бар экенин, алардын эң кичинелери телескоптун


көзүнө да араң зорго урунарын мен жакшы билчүмүн. Ошондой бир кичинекей планета ачып калса, астроном ага ат эмес, жөн гана номер коёт. Маселен, «Астероид № 3251» деп.


Мен Кичинекей ханзаданы «Астероид B-612» деген бөтөкөй планетадан учуп келди деп болжойм. Анткенимин жүйөөсү бар. Ал астероидди 1909-жылы бир түрк астроном телескоптон бир эле жолу көрүп калган экен.

Астроном өзү ачкан жаңылык тууралуу Эл аралык астрономиялык жыйында баян этет. Бирок ага эч ким шиенбейт, анткени астроном түркө кийинип алган болот. Чоң кишилер дегенинг ушундай го, чиркин!

B-612 астероиддинин ыкыбалы тоодой экен, түрк султаны өзү сурап турган элге европача кийим кийгиле, кийбесеңер өлүмгө кириптер болосуңар деп буйрук кылат. 1920-жылы баягы эле астроном өзү ачкан жаңылык жөнүндө кайрадан билдириүү жасайт. Бу сапар уккандардын баары анын айтканын макул көрөт, анткени ал эн сөңкү модада жасанып алган эле.


Мен чоң кишилердин айынан гана B-612 астероиддин ушунча көп сөз кылып, а тургай номерин да айтып ийдим. Чоң кишилер цифра десе жантыгынан жата калат. Жаңы бир дос тапканыңды сүйүнчүлөсөн, алар эч качан алгылыктуу суроо бербейт. Алар эч качан: «Анын үнү кандай экен? Кандай оюнга ышкыбоз экен? Қөпөлөк кармайт бекен?» — деп сурабайт. Алар: «Жашы канчада экен? Ага-иниси канча экен? Салмагы канча экен? Атасы канча акча табат экен?» — деп сүрүштүрөт. Суроолоруна жооп алган соң алар





адамды билип алдык деп компоюп калат. Чон кишилерге: «Мен кызыл кыштан салган кооз там көрдүм, терезесинде герань гүлү өсүп, чатырында кептерлер учуп жүрөт» — десен, алар ошол үйдү түк көз алдына келтире алышпайт. Аларга: «Жүз миң сомдук там көрдүм» — деп айтышың керек, ошондо алар: «О, сонун экен!» — деп тамшанышат.

Анын сынары аларга: «Кичинекей ханзада чын эле болгонуна далилдер мына: ал ашкан бир азамат бала эле, кыткылыктап күлчү эле, бир козум болсо дечү эле. Ал эми козум болсо деп тилеген жан кантип бу дүйнөдө жашап өтпөсүн» — десен, алар ийнин куушуруп тим болот да, сага



кирди-чыкты ақылы бар балага карагандай карайт. Эгер: «Ал бала астероид В-612 деген планетадан келиптири» — десен, алар дароо ишенет да, башка суроо бербейт. Чоң кишилер дегениң ушундай. Аларга таарынгандан эч пайды жок. Балдар жөн гана чоң кишилердин ошол кемчилигин көрсө да көрмөксөн, билсе да билмексен болуп коюшу керек.

Бирок турмуш деген эмне экенин жакшы билген биз, албette, номерлер менен цифраларды шылдындал күлөбүз! Оюма койсо, бу баянды сыйкырдуу жомок сынары баштайт элем. Мындай деп баштар элем:

«Бар экен, жок экен, бир Кичинекей ханзада болгон экен. Ал өзүнөн бир аз эле чоңураак планетада жашачу экен, анан ага бир жакшы дос табылбай жүрчү экен...» Турмуштун эмнелигин түшүнгөндөр бу айтканым бүтүндөй чын экенине дароо эле ишенишер эле.

Бу китебимди эл-журт эрмек үчүн гана окусун деп тилебейм. Кичинекей досумду эстесем, жүрөгүм зырп дей түшөт, ошол себептен аны сөз кылганда мен кыйналыш тартам. Ал козусу экөө мени таштап кеткендөн бери мына алты жыл өттү. Ал жөнүндө айтып берейин деп далбас урганым — аны унутпайын дегеним. Досторду унуткандан кейиштүү эмне бар деги. Ар кимдин эле досу боло бербейт. Мен да цифранан бөлөк эчтемеге кызыкпаган чоң кишилерге окшоп каламбы деп жүрөкзаада болом. Бир ящик боёк менен түр карандаштар сатып алганымдын дагы бир себеби мына ушунда. Өмүрүндө, өмүрүң болгондо да алты жашында удавды гана ичинен-тышынан тартып көрүп, анан менин курагыма келгенде кайра сүрөт тарта башташ, калп айткан менен болобу, кыйын эле нерсе экен! Ырас, мен дурус эле окшоштурушка тырышып көрөм. Бирок тартканым ойдогудай чыгарына шегим бар. Бир портрет дурус эле окшош болсо, бирөө таптакыр караандабайт. Бир сүрөтүмдө ханзадын бою ашкере чоң көрүнсө, экинчисинде — кичинекей. Кийиминин өңү-түсү да жадыман чыгып кетиптири. Мен аны жоромолдоп, эптеп-септеп, мындай да, андай да тартып кө-

рөм. Акыры, мен кээ бир урунтуу жерлерди жанылыш тар-тып коюшум мүмкүн. Ай үчүн силер мени айыпتابассыңа!.. Досум мага эч нерсе түшүндүрчү эмес. Сыягы, ал мени куду өзүндөй деп ойлосо керек. Тилекке каршы, мен ящктин ичинде жаткан козуну тышынан көрө албайм. Қыязы, мен чон кишилерге бир аз окошо болсом керек. Балким, кар-тайып бараткандырмын.

V

Күн сайын мен анын планетасынан, ал өзү планетасын кантап таштап, кантап саяккатаپ кеткенинсөн кандайдыр бир жаңылык билип турдум. Сөз ыңгайы келе калганда гана кичине бир жаңылыкты байкабай айтып ийчү. Мисалы, мен үчүнчү күнү гана баобабдардын балакеттүү жайын билдим.

Буга да козу себеп болду. Қапыстан ханзаданын көңүлүн оор күмөн-шек өйүй баштады белем, сурап калды:

— Айтчы, козулар бадалдарды чын эле жейби?

— Чын эле жейт.

— Жакшы экен!

Козулардын бадал жеген-жебегени ага эмне себептен мынча зарыл болгонун түшүнө бербедим. Аңгыча Қичинекей ханзада дагы сурады:

— Демек, алар баобабдарды да жейт турбайбы?

— Жок, баобаб бадал эмес да,— деп мен ага каршы чыктым. — Баобаб деген мунардай бийик опсуз чон дарак болот, сен бир үйүр пилди айдал келсөң да, баары биригип бир баобабды жеп түгөтө албайт.

Пилдерди айтканыма Қичинекей ханзада күлүп жиберди:

— Бир пилдин жонуна экинчисин тургузуп коюш керек анда...

Анан ал каадалуу түр менен:

— Баобабдар адегенде, чоңойгучу, кипкичинекей эле болот,— деди.


— Ал чын дечи. Бирок сенин козун эмнеге кичинекей баобабдарды жемек эле?

Сөз жөпжөнөкөй, айдан ачык чындыктар жөнүндө жүрүп жаткансып:

— Жебегендечи! — деп койду Кичинекей ханзада. Буга мен башымды аябай катырып, иштин жайы эмне экенин араң дегенде андап билдим.

Планеталардын баарында өскөн чөптөрдүн пайдалуусу да, зыяндуусу да Кичинекей ханзаданын планетасында да өсө турган. Андай болгон соң аерде жакшы чөптөрдүн жакшы үрөндөрү, жаман чөптөрдүн жаман үрөндөрү болору шексиз да. Бирок үрөндөр көзгө көрүнбөйт эмеспи. Ичинен бирөө ойгоном деп умтулмайынча алар терен то-пурактын астында уктап жата берет. Аナン баягы ойгоном деп тырбаландаган үрөн өнүп чыгат; боюн түзөп, мойнун күнгө созот; дегеле татына, дегеле айыпсыз көрүнөт. Эгер бу шалгам же розанын көчөтү болсо, мейли, беймарал өсө берсин. Кокус кандайдыр бир жаман чөп болсо, айрып тааныр замат тамыр-самыры менен жулуп ташташ керек. Кичинекей ханзаданын планетасында аябай опурталдуу, өтө кыяннаттуу үрөндөр — баобабдардын үрөндөрү бар эле. Планетанын топурагын бүтүндөй ошол үрөндөр булгап таштаган эле. Баобабды чыгар замат айрып тааныбасаң, кийин шорундун катканы. Ал бүт планетаны басып кетет. Тамырларын теренгетеренге сойлотот. Планета кичине болсо, аナン баобабдар көп болсо, алар аны барча-барча жарып иет.

— Бир катуу эреже бар,— деди мага Кичинекей ханзада






кийинчөрээк. — Эртең менен туруп, жуунуп, бою-башынды тартипке келтирер замат планетанды да тартипке келтир. Баобаб мснен роза өнүп чыкканда коёндон окшош болот. Алардын айырмасы бир аздан соң билине баштайт, ошондо күн сайын баобабдарды сөзсүз отоп турушуң керек. Бу аябай кыбыр жумуш, жадатып иет, бирок анча деле оор эмес.

— Бу эрежени силердин балдар да жакшы түшүнүп алсын, сен мындай бир сүрөт тартып көр,— деди ал бир күнү мага. — Эгер алар бир кезде саякатка чыгып калышса, мунун пайдасы тиет. Башка иш күтүп турса да зыяны жок. Бирок баобабдарды эркинче коё берсен, баләэге калганың ошол. Мен бир жалкоо жашаган планетаны билчү элем. Ал үч көчөттү убагында жулбай койгон экен...

Кичинекей ханзада мага эчтемесин калтыrbай баяндап берди, мен ал планетанын сүрөтүн тарттыйм. Мен адамдарғы ақыл-насаат айтканды жаман көрөм. Бирок баобабдар кан-



астероидге барып калса, анын көп коркунучтарга кабылары бештөн белгилүү. Ошон үчүн бу сапар демейдеги адатыман айныгым келип жатат. «Балдар! — дейм мен,— баобабдардан этият болгула!» Менин досторумду көптөн бери коркунуч күтүп турат, аны мен мурда сезбесенимдей эле алар да сезиншпей жүрөт. Мен мууну досторумдун эсине күн мурунтан салгым келет. Мына ошон үчүн бу сүрөттү тирмийип отуруул тарттым, кеткен мээнетиме да кайылмын. Балким, силер сурарсыңар: эмне үчүн бу китепте баобабдарды тарткан сүрөттөй бараандуу сүрөттөр жок? Жообу өтө эле жөнөкөй: мен тырышсам да, алгылыктуу чыкпай койду. Ал эми баобабдарды тартып жатканда, тартып жатканым укмуштай маанилүү, эртеңкиге түртө салбай турган жумуш деген ой мага дем-шык берди.

VI

О, Кичинекей ханзада! Сенин өмүрүң кандай кейиштүү, кандай бирөңчөй өткөнүн бара-бара билбедимби. Қөпкө че-йин сенин көргөн-баккан тамашаң күндүн кызарып батканы болгон экен.

Мен анынды төртүнчү күнү эртөң менен аңдал калдым. Сен ошондо:

— Мен күндүн батып баратканын жакшы көрөм. Жүр, күн батканын карайбыз,— дедин.

— Бир аз күтө туралы.

— Эмнени күтөбүз?

— Күндүн батканын.

Адегенде сен бир кур таң калып, аナン өзүнө өзүн күлүү жибердин:

— Мен дайым эле үйдө жүргөнсүйм.

Айтса-айтпаса, Америкада чак түш болсо, Францияда күн батарын элдин баары билет. Эгер көз ирмемде Франциягэ учуп жете алсаң, күн батканын көрүп жыргар элен. Атаганат, Франция бизден алыс, аябай алыс. А сенин бөтөкөй

планетаңда отургучту бир нече кадам жылдырсаң эле иш жайында боло турган. Аナン сен каалаган учурда батар күндүн асманын улам-улам көрө берчүсүн...



— Бир сапар бир эле күндүн батканын кырк үч ирет көргөмүн!

Бир аздан кийин сен кобурап койдун:

— Билесиңби... кана болуп турганда күндүн батканын карап турсаң жакшы да...

— Күн батканын кырк үч жолу көргөн күнү аябай капаланып турдуң беле?

Бирок Қичинекей ханзада жооп кайтарбады.

VII

Бешинчи күнү Қичинекей ханзаданын ыймандай сырын билдим. Билишиме дагы да козу себеп болду. Ичинен көп-көп ойлонуп отуруп ушу бүтүмгө келген белем:

— Козу бадалдын көчөтүн жесе, гүл да жейт го? — деси капыстан сурап калды ал.



— Оозуна эмне урунса, жей берет.

— Тикенеги бар гүлдү деби?

— Ии, тикенектүү гүлдү да жей берет.

— Анда тикенектин эмне кереги бар?

Муну мен билген эмесмин.

Анын үстүнө бош эмес элем: мотордун бир болту желип кетип, ошону чыгара албай жаткамын. Абалым аябай оорлошуп, суум азайып, айлам түгөнүп турган. **Бу аргасыз** конуп калганым жаманчылык менен бүтпөсө экен деп корко баштагамын.

— Тикенектин кандай кереги бар?

Бир суроо берип алса, Кичинекең ханзада жооп алмайын тынчу эмес. Жөнгө көнбөгөн болт кыжырга тийип жатты эле, мен:

— Тикенектин эч кандай кереги жок, гүлдөр тикенектин ачуусуна чыдабай чыгарат,— деп оозума келгенди оттоп салдым.

— Мына кызык!

Бир саам жымжырт боло түштү. Анан ал бир аз кыжырланып:

— Калп айтасың! — деди. — Гүлдөр назик. Алар куулук шумдук дегенди билбейт. Анан алар айбаттуу көрүнсөк деп тырышат. Тикенегибиз болсо эле баары коркот деп ойлошот...

Мен унчукканым жок. Ошол саамда: «Эгер бу болт азыр да чыкпай койсо, балка менен тарс бир уруп сындырып са-



лам» — деп жаткан элем ичимен. Кичинекей ханзада оюму бузду:

— Сен ойлойсүң го, гүлдөр...

— Коңчу, айланайын! Эчтеме деп ойлогон жерим жок! Мен сага ойлонбой эле оозума келгенди айтып койдум. Көрүп турбайсыңбы, мен олуттуу иш кылып жатканымды.

Ал мага таныркап карап калды.

— Олуттуу иш дейсиңби?

Усту-башымды карала-торала кылып, балканы колума алыш, а балага түрү суук, түшүнүксүз көрүнгөн бир буюмга үңүлүп жаткан элем. Ал мага чекчейип тигиле карап турду да:

— Сен чоң кишилердей сүйлөйт экенсүң! — деди.

Бетим чымырай түштү. Бала ого бетер бетимди чымыратты:

— Сен баарын чаташтырып атасың... эчтеме түшүнбөйт турбайсыңбы!

Анын ачуусу чындап келген экен. Башын чулгуп алды эле, шамал алтын чачтарын үрпөйтө жулмалап кетти.

— Мен бир планетаны көргөм, анда бети чыйкандай кызыл бир төрө жашайт. Ал өмүр бою бир жолу гүл жыттан көрбөлтүр. Бир жолу да жылдызга карабаптыр. Эч кимди сүйбөлтүр. Эчтеме кылбаптыр. Анын асылганы эле: цифра ларды кошуу. Керээли-кечке сага окшоп: «Мен олуттуу кишимин! Мен олуттуу кишимин!» деп какшана берет. Текеберликтен жарылып кетчүдөй болуп турат. А чынында ал адам эмес. Ал айгыр тепек.

— Эмне?

— Айгыр тепек!

Кичинекей ханзада жаалы чыккандан кумсарып кетти.

— Миллион жылдан бери гүлдөргө тикенек чыгат. Ага карабай миллион жылдан бери козулар гүлдөрдү жеп кеслет. Тикенектен кенедей пайда болбосо, гүлдөр неге бар күчүн тикенекке чыгарат? Эмне, ушуну түшүнүү олуттуу иш эмеспи, ия? Козулар менен гүлдөр өз ара согушуп жүргөнү

сага тамашабы? Бул, эмне, бети чыйкандай кызыл семиз төрөнүн арифметикасына арзыбаган кайдыгер нерсеби? Эгер мен дүйнөдөгү жападан жалгыз бир гүлду билсем, а гүл менин планетамда өссө, андай гүл башка жакта такыр жок болсо, анан бир күнү кичинекей козу байкабай а гүлдү жалмап таштаса, жалмап таштап кандай иш кылганын да билбесе... сага эмне, ушунун баары оюндай көрүнөбү?

Ал кызырып-татарып кетти. Анан кайра сөзгө кирди:

— Миллион жылдыздын бирөөндө да өспөгөн жалгыз гүлдү сүйсөң арманың болбос, асманды карайсың да, өзүндү бактылуу сезесин. Анан өзүңө: «Ошо жакта менин гүлүм бар...» — дейсиң. Эгер козу аны жалмап койсо, жылдыздардын баары жапырт өчкөндөй болбос беле! Эмне, сен ушуга да кайдыгер карайсыңбы?

Ал туталанып сүйлөй албай калды. Капыстан буркурап ыйлап жиберди. Каши карайды. Мен ишимди таштадым. Кесирдүү болт менен балка, чаңкоо менен өлүм мага сокур тыйынча көрүнбөй калды. Бир жылдызда, бир планетада -- Жер деген аты бар менин планетамда Кичинекей ханзада ыйлап жатты, эми аны сооротуш керек эле. Мен аны колума алыш, алдейлей баштадым. Мен ага мындай дедим: «Сен жакшы көргөн гүлгө эч кандай коркунуч туубайт... Козуңа ширге тартып берем — түмшугуна кептеп коёсун... Гүлүңө темир калпакча тартып берем... Мен... Мен...» Эмне деп кобурап жатканымды билген жокмун. Өзүмдү аябай ыңгайсыз, аябай эби жок сездим. Ал эмне деп чакырсам угарын, анын менден качып бараткан жанын кантип кууп жетеримди биле албай турдум... Қөз жаштын өлкөсү — ал табышмактуу, купуя сырдуу өлкө го, чиркин!

VIII

Көп өтпөй а гүлдүн жайын жакшы билип алдым. Кичинекей ханзаданын планетасында дайыма жөнөкөй, көзгө комсоо гүлдөр өсчү — алардын гүл желекчелери аз эле, алар

биртике жер ээлеп, эч кимге жолтоо болчу эмес. Алар таңзаарда гүл ачып, кечке жуук солуп кала турган. Бу гүл болсо бир күнү белгисиз жактан шамал айдап келген үрөндөн өнүп чыкты. Кичинекей ханзада башка көчөттөр менен чөптөргө окшошпогон бу көчөттөн көз айыrbай жүрдү. Кокус баобабдын кандайдыр бир жаңы түрү болуп жүрбөсүн? Бирок көчөт өскөнүн токтотту да, чанак байлады. Кичинекей ханзада мындай чоң чаңакты эч качан көргөн эмес, ошон үчүн чанак ачылса бир укмуш көрөм деп ичинен кымылдады. Ал

эми өзүнүн жашыл бөлмесүндө жашынып жаткан купуя мейман болсо маалкатып сулуулана берди. Ал боёктордун гүлгүнүн тандады. Ар бир желекчесин улам-улам тагып көрүп, камырабай жасанып жатты. Ал кайдагы бир кызгалдак баштанаып билдүнөгө үрпәйүп көрүнгүсү келгөн жок. Ал бүт көркүм менен бир жарк этип жадырайын деди. А чиркинин ченде жок ойсөке эле! Табышмактуу камылгасы күндөн-күнгө созула берди. Анан бир күнү, күндүн мурду эми чыраганда, гүл желекчелери ачылып калды.

Ушу мүнөт деп камынып, ушунча мээнет кылган сулуу эстене берип:

— Ах, араң эле ойгондум... Кечиресиз... Мен саксайын туррам, тарана элекмин... — деди.

Кичинекей ханзада жетине албай кубанып турганын жашыра алган жок:



- Сиз укмуш татынакайсыз!
- Коюңзчу? — деди назик үн,— байкадызыбы, мен күн менен кошо төрөлдүм.



Кичинекей ханзада аябай уялып кетип, суу сепкічтің таап, гүлгө булактын кашка суусун септи.

Көп өтпөй сулуунун нары кербез, нары ызақор экенин билинди. Кичинекей ханзада анын айынан далай убарз тартты. Гүлдүн төрт тикенеги бар эле, бир күнү ал ханзада-га мындаі деди:

— Жолборс келсе келе берсин, мен анын тырмагынан коркпойм!

— Менин планетамда жолборс жок,— деди Кичинекей ханзада.— Анын үстүнө жолборс чөп жебейт да.

Гүл ызалана түштү:

— Мен чөп эмесмин!

— Кечиресиз...

— Чын, мен жолборс дегенден коркпойм, бирок шамалдан жаман корком. Сизде шамал тосчу парда жок бекен?

Албетте, Кичинекей ханзада ажайып мейман-дын аздыр-көптүр көтерүлуп коймою бар экенин баамдап калды, бирок ал жүрөк алтыккандай татынакай эле!

— Танкы тамактын маалы болуп калды окшойт,— деп койду,— ки-чи-пей-ил-дик үчүн... мага кам көрүп коёсузбу...



«Өзү өсүмдүк, анан жел тиет деп коркот... кызык, капырай... — деп ой жүгүрттү Кичинекей ханзада. — Бу гүлдүн киялы кырсын!».

— Қеч киргендө, мени айнек калпакча менен жаап коюнүз. Аябай суук экен. Бу жер жашоого ыңгайсыз планета көрүнёт. Тиги мен келген жакта...

Ал сөзүн бүтүргөн жок. Бу жерге ал кичинекей дан кезинде келип түшкөн. Анан ал башка дүйнөлөрдүн кабарын кайдан билмек эле.

Калпыны оной карматып коёр болсоң
калп айтып не керек!
Сулуу уяла түштү да, Ханзада менин алдымга айыпкер экенин сезсин дегенчелик кылып бир-эки жөтөлүп койду.

— Парданызかな?

— Мен апкелейин деп турдум эле, бирок сиздин сөзүңүздү чала угуп кете алганым жок.

Ошондо гүл Ханзаданын бетин аябай бир чымыратайын дегенчелик кылып ого бетер күчөнө жөтөллү.

Кичинекей ханзада татынакай гүлдү жакшы көрүп калсада, ага кызмат кылышка даяр болсо да, көп өтпөй көңүлүнө шек саноо төрөлдү. Беймаани сөздөргө итиркейи келип, өзүн бактысызыз сезе баштады.

— Анын айтканына бекер кулак салыпмын,— деди ал бир күнү мага сырдаштык менен. — Гүлдөрдүн сөзүн укмаксанга салып эле коюш керек. Аларга жөн гана сонуркап карап, жыпар жытын искеш керсک. Менин гүлүм планетамды аңкытып турганда мен ага кубана албапмын. Жолборстор, тырмактар жөнүндөгү сөздөр ай-я... А сөздөргө мен элжиришим керек экен, а мен ачууланыпмын...



Дагы мындаи сырын айтты:

— Мен анда эчтеме түшүнбөпмүн! Сөзүнө эмес, ишине карап бааласам болмок экен. Ал мага жыпар жытын берин, өмүрүмө жарык шоола төккөн тура. Бекер качыпмын! Ошо арсыз кытмырлык менен айлакерликтин артында назик мээрим жатканын туюшум керек экен. Гүлдөрдүн айтканы башка, кылганы башка болорун кайдан билдим! Анда мен өтө жаш экемин, сүйө билчү эмес экемин.

IX

Баамдашыма караганда, ал келгин күштар менен кошо саякattамак болду. Кетер күнү таң заардан турса да, пла-нетасын күндөгүдөн жакшыраак жыйыштырды. Ал өчпөй жа-нып турган вулкандарын жадабай жакшы тазалады. Жанып турган эки вулканы бар эле. Тан эртеден тамак койсон, да-роо ысытар эле. Анан тиги экөөнөн башка да бир өчкөн вулканы бар эле. Бирок кырыкты кайдан деп болбойт! Ошон үчүн ал өчкөн вулканды тазалап чыкты. Вулкандарды шашпай тазалап жатканда, алар оргуштап ысык жалын чач-пай, бир калыпта текши күйөт. Вулкандын оргуп атылышы мештин морунда көө өрттөнүп жаткандай. Биз, Жерди: адамдары, өтө кичинебиз, вулкандарбызызды тазалаганга алыйыз келбейт. Мына ошон үчүн алар бизге қөп бүлүк салат.


Баобабдардын бирин-серин көчөттөрүн жулуп жатканда да Кичинекей ханзаданын жүрөгү тыз дей түштү. Эми ал кайра кслбейм деп ойлоду. Бирок ошол таңда демейде кыла жүргөн иши ага башкача бир ыракат берди. Ажайып гүлүнө сонку ирет суу чачып, айнек капкакча менен жабарда ыйла-гысы келди.


— Саламат калыныз,— деди ал.

Сулуу жооп кайтарбады.

Кичинекей ханзада кайталап айтты:

— Кош болунуз.





Сулуу жөтөлүп койду. Бирок бу суукка урунгандагы же-
төл эмес эле.

— Мен эселек элем,— деди ал ақырын. — Мени кечир.
Бактылуу бологөр.

Гүл бир да жемелеген сөз айтпады. Кичинекей ханзада
аябай айраң калды. Ал уялгандан шаштысы кетип, айнек
калпакчаны кармалаган бойдон нес болуп турду. Сулуунун
бул муңайым назик мээрими башта кайда жашырынып жат-
ты экен?



— Жашырганда эмне, мен сени сүйөм,— деди сулуу. — Сүйөрүмү сен билген жоксун, ага мен айыптуумун. Эми айтып-айтпай пайда жок. Сен да мендей эселек элең. Бактың тапканга талпынып көр. Калпакчаны ташта, эми анын мага кереги жок.

— А шамалчы?..

— Анча деле суукка урунган эмесмин... Түнкү салкын мага дарыдай жагат. Қанткен менен гүл эмесминби.

— А азуулуу айбандарчы, курт-кумурскаларчы?..

— Қөпөлөк менен таанышкым келип кетсе, эки-үч көпөлөк куртуна кайыл болом да. Қөпөлөктөр татына болсо керек. Алар келбесе, мага ким келет эле? Сен алыс-алыс болосуң да. Қамсанабай эле кой, чоң-чоң айбандардан дегеле коркпойм. Менин да тырмагым бар.

Гүл жаш балача эрдемсип төрт тикенегин көрсөтүп койду. Аナン кыжырлана түштү:

— Маалкатпачы, бай болгур, кыйнабачы! Қетер болсон, жәнәбәйсүнбү?

Ал өзүнүн ыйлаганын Қичинекей ханзада көрбөсө деп тиледи. Ашкан намыскөй сулуу эле а гүл...

X



Кичинекей ханзаданын планетасына баарынан 325, 326, 328, 329, 330-астериоддер жакын турар эле. Ал адегенде ошолорго бармак болду. Өзүмө бир эрмек табайын, ығы келсе бирдеме үйрөнөйүн деп ниет кылды.

Бириңчи астериодде падыша жашайт экен. Ал арс чычкандын терисинен жакасы бар кызыл кымкапка оронуп, жөпжөнөкөй, бирок дегеле сөөлөттүү тактысында отуруптур.

Кичинекей ханзаданы көрөр замат падыша:

— Аа, мына менин букарам! — деп кыйкырды.

«Қайдан тааныды? — деп ойлоуду Кичинекей ханзада.— Мени бириңчи көрүп турбайбы!».

Падышалар дүйнөгө аябай үстүрт караарын, алар элдин баарын баш ийген букарам деп эсептээрин ал билчү эмес.

Падыша бирөөлөргө бийлик кыла аларына жетине албай:

— Келчи бери, сени бир жакшылап карап багайын,— деди.

Кичинекей ханзада көчүк басар жер табылар бекен деп эки жагын каранса, көлкөйгөн санжыргалуу арс чычкандын мантиясы¹ планетаны бүт бойдон жаап калыптыр. Тике турруп турушка аргасыз болду. Ал аябай чарчаган эле... анан капыстан оозун араандай ачып эстенип жиберди.

— Падышанын көзүнчө эстенгенге салт-расми уруксат кылбайт,— деди падыша. — Сен эстенбе, уруксат жок.

— Мен байкабай эле... — деди осолдой түшкөн ханзада. — Мен жол азабын көп тартып, такыр уктай элекмин.

— Мейли, анда эстене бер, уруксат,— деди падыша. — Эстенген адамды көрбөгөнүмө көп жыл болду. Бу мага аябай кызык. Кана, эстен! Буйругум ушул.

— Мен ийменип атам... Эми эстене албайм... — деп Кичинекей ханзада мукактанып, кызара түштү.

— Мм, мм.. анда эмесе буйрук кылам, бирде эстенип, бирде...

Падыша чаташып калды, сыягы, ачуусу да кармай түштү окшойт.

Падышага кынк этпей баш ийип турган жагат эмеспи. Каяша айтып кыр көрсөткөнду ал көтөрө алмак эмес. Бу падыша болсо бийлиги чексиз шаа. Бирок ал ак көңүл адам, ошондуктан дайыма ақылга сыйган буйруктар бере тургач. «Эгер мен генералыма дениздин ак чардагы болуп кубул деп буюрсам, анан генерал буйругумду аткара албай койсо, анын күнөөсү эмес, менин күнөөм»,— дечү падыша.

— Отурсам болобу? — деди Ханзада батына бербей.

Падыша:

— Буйрук кылам: отур! — деди да, арс чычкан жакалуу мантиясынын бир этегин өзгөчө бир сөөлөттүү шаани менен жыйрып койду.

¹ М антия — ичик тонго окшогон узун, көлбөөрүгөн кийим.

Кичинекей ханзада дагы эле түкшүмөлдөп жатты. Планета кепкендей экен. Бу деги эмнени башкарат?

— Таксыр,— деди ал,— сизге бир суроо берсем болобу?

Падыша шашып кетти:

— Буйрук кылам: сура!

— Таксыр... Сиз эмнени башкарасыз?

— Баарын,— деп койду падыша тек'гана.

— Баарын дейсизби?

Падыша өз планетасына, ошондой эле башка планеталарга да, жылдыздарга да жай гана колун нускады.

— Ушулардын баары баш иеби? — деп Кичинекей ханзада кайра сурады.

— Баш иет,— деди падыша.

Анткени ал ченемсиз бийлик берилген шаа эле, кандайдыр бир чек дегенди билчү эмес.

— Жылдыздар да сизге баш иеби? — деп такыды Кичинекей ханзада.

— Ананчы,— деди падыша. — Жылдыздар көз ирмемде баш ийип калат. Каяшаны көтөрө албайм.

Кичинекей ханзада жетине албай катуу сүйүндү. Аның да ушундай кудурети болсоочу! Анда ал күндүн батканын бир күндө кырк үч эмес, жетимиш эки, жүз, эки жүз жолу көрүп, моокумун кандырар эле! Анда отургучту улам жылдырып тургандын да кажаты болмок эмес. Ошондо ал өзү таштап кеткен планетасын эстеп, кайра кусалана баштады да, анан кайраттанып, падышадан:

— Күндүн батканын көргүм келет... Ыракым этицизчи, күнгө бат деп буйрук кылыңызы...

— Эгер мен кайсы бир генералга көпөлөк болуп гүлдөн-гүлгө учуп-кон деп, же трагедия жаз деп, же деңиздеги ак чардакка айлан деп буйрук кылсам, анан генерал буйругумду аткара албаса, анда ким күнөөлүү болот? Менби же генералбы?

Кичинекей ханзада буйдалбай шар жооп берди:

— Сиз, таксыр.

— Ап-балли,— деп кубаттады падыша. — Ар ким алыша жараша. Бийлик эң оболу ақылга таяныш керек. Эгер сен элиңе сууга чөк деп буйрук кылсан, элин революция чыгарат. Мен баш ийүүнү талап кыла алам, ага акым бар, анткени мен буйруктарымды ақыл менен берем.

— А күндүн батканы кантет? — деп эстетти Кичинекей ханзада. Ал бирдеме сурадыбы, жооп алмайын тынч албай турган.

— Күн батканын да көрөсүн. Мен күнгө «бат» деп айтам. Бирок ылайыктуу шарт келишин күтө турам, падышанын ақылмандыгы мына ушунда, эгер билсөн.

— А ылайыктуу шарт качан болот? — деп канкуулады Кичинекей ханзада.

— М. мм — деп койду падыша календарын барактап жатып. — Болот болот... мм, мм... бүгүн кечки saat жетиден кырк мүнөт өткөндө болот. Ошондо сен менин буйругум кандай так орундаларын көрөсүн.

Кичинекей ханзада оозун ачып эстеди. Бу жерде күндүн батканын каалаганда көрө албайт экенсиз эмне! Ырасын айтканда, ал зериге баштады.

— Мен кеттим,— деди падышага. — Биерде мен эми эмне кылат элем.

— Қете көрбө! — деди падыша. Ал өзүнө баш ийген адам табылғанына корсоюп отурган эле, эми андан айрылгысы келген жок. — Сен кал, министр кылып дайындаїн.

— Эмненин министри?

— Тиги... юстицияны¹.

— А биерде кимди соттомок элем!

— Аны дагы көрө жатабыз,— деди падыша,— мен өз мамлекетимди алигиче баштан-аяк карап чыга элекмин. Карап да калдым, саябан араба кармаар орун жок, жөө баскандада бат чарчап калам.

Кичинекей ханзада кыйшаша эңкейип, планетанын аркы жагын дагы бир ирет карады.

¹ Юстиция — укук иштери.

— Мен карап көрдүм! — деп кыйкырды ал. — Аякта де-ле эчтеме жок экен.

— Анда өзүндү өзүң сотто! — деди падыша. — Бу баары-нан кыйын. Бирөөлөрдү соттогондон өзүндү соттогон алда-канча оор. Эгер өзүндү калыс соттой алсан, анда сен чын эле ақылмансын.

— Мен өзүмдү каерде болсо да соттой алам,— деди Кичинекей ханзада. — Ан үчүн сиздин жаныңызда калгандың кажаты жок...

— Мм, мм... — деди падыша. — Менин планетамда бир карыган момолой чыккан жашаса керек. Түндөсү кытырат-канын угуп калам. Сен ошо карт мөмоловиду соттошун керек. Аны кезек-кезек өлүм жазасына өкүм кылып тур. Анын өмү-ру сенин колунда болот. Бирок аны улам-улам кайра актап тур. Карыган момоловиду сактоо керек, ал биздин жалғыз момолой да.

— Мен өлүм жазасына өкүм кылганды жаман көрөм,— деди Кичинекей ханзада. — Мага эчтеменин кереги жок, мен кетем.

— Жок, кетпейсин,— деди падыша.

Кичинекей ханзада жөнөй берейин деп өзүнчө бүтүм чы-гарды, бирок картаң падышаны капа кылып кеткиси кел-беди.

— Эгер, таксыр, ылайык тапсаныз, эгер өзүңүздүн айт-каныңыз эки болбосун десениз, мага ақылга сыяр буйрук берсениз жакшы болор эле— деди ал. — Мисалы, мага азыр бир мүнөт кармалбай жолго чык деп буйрук бере аласыз. Менимче, азыр ушундай буйруктун ыңгайы келип турат.

Падыша жооп кайтарбады. Кичинекей ханзада эмне кы-ларын билбей бир аз аялдап турду да, жөнөй берди.

Падыша артынан:

— Сени элчи кылып дайындардым! — деп шашыла кый-кырып калды.



Анын кебетесинде каяша айтканды көтөрө албас түр бар эле.

Кичинекей ханзада сапар тартып баратып: «Чоң кишилер деги кызык калк»,— деп ойлоп койду.

XI

Экинчи планетада атак сүйөр жашайт экен. Ал Кичинекей ханзаданы алыстан көрөр замат кыйкырып жиберди:

— О, мына, урматтоочу да келип калды!

Кекирейген куу чиренге элдин баары жалгыз ошону көрүп, жалгыз ошого суктанып жаткандай көрүнөт.

— Арбаңыз! — деп салам айтты Кичинекей ханзада.— Шляпаңыз кызык экен.

— Мага таазим кылгандарга алик алыш үчүн ушинтип алгам,— деп түшүндүрдү атак сүйөр.— Күттүктап мага салам беришкенде таазим кылышым керек Бирок, кудай уруп, биерге эч ким келбейт.

— Ошондойбу? — деп койду Кичинекей ханзада калп эле.
Ал эчтемени түшүнө албай турган.

— Кол чаап койчу,— деди атак сүйөр.

Кичинекей ханзада алакан шапалактады. Атак сүйөр шляпасын алып, сылык таазим кылып койду.

«Картан падышаныкына караганда биерде көңүлдүү-рөөк экен»,— деп ойлоду Кичинекей ханзада. Ал дагы ала-кан шапалактай баштады. Атак сүйөр болсо шляпасын алып, таазим кыла берди.

Бул тамаша беш мунөтчө улам-улам кайталанган соң Кичинекей ханзада жадап кетти.

— Эмне кылганда шляпан учуп түшөт? — деп сурады ал.

Бирок атак сүйөр укмаксан болуп койду. Куу чирендин кулагына мактоодон башка сөз кирбейт эмеспи.

— Сен чын эле мени жан-дилиң менен урматтайсыңбы? — деп сурады ал Кичинекей ханзададан.

— Урматтайт деген эмне?

— Эгер ушул планетада менден сулуу, менден көркүү, менден бай, менден акылдуу адам жок деп эсептесең, урмат-таганың ошол.

— Сенин планетанда сенден башка эч ким жок болсо эмне кылам?

— Баары бир мага суктана бер. Кана, мени бир жыр-гатчы!

— Мен сени көрүп таң калып, соңурkap, кубанып турам,— деди Кичинекей ханзада бир аз ийнин куушуруп,— бирок сен ошого да кубанасыңбы?

Анан ал атак сүйөрдөн качып жөнөду. Жөнөп баратып ал: «Чын эле чоң кишилер аябаган кызык калк»,— деди баёо кыялында.

XII

Андан соңку планетада аракеч жашайт экен. Кичинекей ханзада аерде аз эле турду, бирок ошондон кийин аның маанайы паставыраак калды.

Ал ошо планетага келгенде, аракеч алдына тизилгөн

арактуу жана бош бөтөлкөлөргө карап үңкүйүп отургат
эken.

— Эмне кылып атасың? — деди Кичинекей ханзада.

— Ичип атам,— деди аракеч дулдуюп.

— Эмне учун ичип атасың? — деди.

— Унутайын деп.

— Эмнени унутайын деп?

Кичинекей ханзада аракечти аяп кетти.

Аракеч башын шылкыйтып, чынын айтты:

— Уялганымды унутайын деп.

— Эмненден уялыш жүрөсүң? — деди Кичинекей ханзада
тиги бечарага жардам кылгысы келип.

— Ичкенимден уялам! — деди аракеч. Сабасаң да мын-
дан башка сөз андан чыкчудай эмес.

Эчтеме түшүнбөй делдейген Кичинекей ханзада андан
ары жөнөй берди.

«Шек жок, соң кишилер өтө кызык калк»,— деп ойлоду
ал сапар тартып баратып.



Төртүнчү планета иш били, камбыл адамдыкы экен. Кичинекей ханзада келгенде, ал баш көтөрүп карап койбой иштей берди.

— Арбаңыз! — деп салам айтты Кичинекей ханзада. — Чылымыңыз өчүп калыптыр.

— Учкө экини кошсо — беш. Бешке жетини кошсо — он эки. Он экиге үчтү кошсо — он беш. Саламатсызбы? Он бешке жетини кошсо — жыйырма эки. Жыйырма экиге алтыны кошсо — жыйырма сегиз. Ширенке чакканга чоло жок. Жыйырма алтыга бешти кошсо — отуз бир. Уф! Демек, баары биригип беш жүз бир миллион алты жүз жыйырма эки миң жети жүз отуз бир.

— Беш жүз миллион эмне?

— Ия? Дагы эле кете элексиңби? Беш жүз миллион... Билбейм, эмне экенин... Ишим чачыман көп! Мен олуттуу адаммын, бекер калжырап олтура албайм! Экиге бешти кошсо — жети...


— Беш жүз миллион эмне? — деп Кичинекей ханзада кайра сурады. Ал бирдеме сураса, жооп алмайын тынчу эмес.

Камбыл адам башын көтөрдү.

— Бу планетада жашаганыма элүү төрт жыл болду, ошондон бери мага уч эле жолу жолтоо кылышты. Биринчи жолу мындан жыйырма эки жыл мурун бир тампыс коңуз келип калыптыр. Ал аябай шоокум салып, мен кошуудан төрт ката кетирип койгом. Экинчи жолу мындан он бир жыл мурда, кызыл жүгүрүгүм кармап калды. Дайым отуруп иштегенимен. Сейилдегенге убактым жок. Мен олуттуу адаммын. Үчүнчү жолу... Мына азыр! Ошентип, беш жүз миллион...

— Беш жүз миллион эмне?

Камбыл адам жооп бериш керек экендигин, антпесе кутулбасын түшүндү.



— Беш жүз миллион тиги немелер... кээде абада көрүнө
калган немелерчи...

— Эмне, чымындарбы?

— Жо-ок, кичинекей, жылтыраган немелер.

— Аарыларбы?

— Жо-ок, Кичинекей күмүштөңгөн немелер, ар бир
жалкоо көрөр замат кыялданып кетет ко, ошолор. Мен олут-
туу адаммын. Кыялданышка чолом тийбейт.

— А, жылдыздарбы?

— Таптың, таптың. Жылдыздар.

— Беш жүз миллион жылдызы? Сен аларды эмне кы-
ласың?

— Беш жүз бир миллион алты жүз жыйырма эки мин-
жети жүз отуз бир. Мен олуттуу адаммын, тактыкты жакшы
көрөм.

— Беш жүз миллион жылдызы эмне кыласың деп
жатам?

— Эмне кылам?

— Ии?

— Эчтеме кылбайм. Мен алардын ээсимин.

— Жылдыздардын ээси болосунбу?

— Ооба.

— Бирок мен бир падышаны көрдүм эле, ал...

— Падышалар эчтеменин ээси эмес. Алар жөн гана баш-
карат. Ал такыр башка маселе.

— Сен эмне учун жылдыздарды ээлеп журесүн?

— Бай болуш учун.

— Эмне учун бай болушун керек?

— Эгер кимдир бирөө жаңы жылдыздарды ачса, сатып
алыш учун.

«Бу баяғы аракечтей сүйлөйт экен», — деп ойлоду Кичи-
некей ханзада.

Анан дагы кайра такып кирди:

— Жылдыздарды кантип ээлеп алса болот?

— Жылдыздар кимдики? — деди камбыл күнк этип.

— Билбейм. Эч кимдики эмес.

— Демек, меники, анткени муну биринчи ойлогон мен болдум.

— Сен ошого эле ыраазысыңбы?

— Ананчы. Эгер сен алмаз тапсан, эгер анын ээси чыкпаса, ал сеники. Эгер сен ээси жок арал тапсан, а да сеники. Эгер сенин башыңа кандайдыр бир идея баарынан мурда түшсө, сен ага патент¹ аласың: ал сеники болот. Мен жылдыздардын ээсимин, анткени жылдыздарды ээлеп алганды мага чейин эч ким ойлогон эмес.

— Мунуң чын экен,— деди Қичинекей ханзада. — Деги жылдыздарды эмне кыласың?

— Аларды ээлеп турам,— деди камбыл. — Эсептеп чыгам, кайра эсептейм. Бул абдан кыйын. Бирок мен олуттуу кишимин.

Мындай жооп Қичинекей ханзаданы алымсындыра албады.

— Эгер менин жибек кол жоолугум болсо, аны мен мойнума орой алам, жаныма алыш жүрө алам,— деди ал. — Эгер менин гүлүм болсо, аны үзө алам, алыш кете алам. А сен жылдыздарды ала албайсың да!

— Жок, мен аларды банкка салып коё алам.

— Қантип?

— Мына минтип: канча жылдызым болсо, ошонун баарын кагазга жазам. Аナン а кагазды ящикке салып, кулпуп лап коём.

— Болдубу анан?

— Ошо мага жетет.

«Кызык экен! — деп ойлоду Қичинекей ханзада. — А тургай кандайдыр бир сонундугу да бар. Бирок анча деле олуттуу иш көрүнбөйт».

Эмне олуттуу, эмне олутсуз — аны Қичинекей ханзада

¹ Патент — ойлоп чыгаруучу кишинин өзү ойлоп тапкан нерсесине укугу бар деп күбелөндүрүүчү документ.

өзүнчө түшүнө турган, анын түшүнүгү чоң кишилердикине оқшочу эмес.

— Менин бир гүлүм бар,— деди ал,— күн сайын эртең менен ага суу себем. Үч вулканым бар, жума сайын аларды тазалап турам. Үчөөнү төң тазалайм, өчүп калганын да. Кырсыкты кайдан деп болбойт. Мен ээси болгонум вулкандарыма да, гүлүмө да пайдалуу. Ал эми жылдыздарга сенин эч кандай пайдаң тийбейт.

Камбыл адам бирдеме дейин деп оозун ачты, бирок эмнө деп айтарын билбеди. Кичинекей ханзада жолуна түштү.

Сапар тартып баратып: «Жок, чоң кишилер чынында да таң каларлык калк»,— деди ал баёо кыялында.

XIV

Аябай кызык планета бешинчи планета экен. Баарынан кичине. Анда бир фонарь, бир фонарчы бар экен. Қек асмандан көзгө илешпеген, тамсыз жана адамсыз бу кепкенедей планетага фонарь менен фонарчынын кандай зарылы бардыгын Кичинекей ханзада эч бир түшүнө албады. Бирок ал мындай ой жоруду:

«Балким, бу адам тетири көрүнөр, бирок ал падышадай, атак сүйөрдөй, камбылдай, аракечтей тетири эмес. Анын кылганында бир маани бар. Ал фонарын жакканда, дагы бир жылдыз же гүл жаралгандай боло түшөт. Ал фонарын өчүргөндө, жылдыз же гүл уктап кеткендей боло түшөт. Бу ашкан татына, ашкан кооз жумуш, ошон үчүн пайдалуу».

Ошо кичинекей планетага оропара келгенде, ал фонарчыга ызат менен таазим кылды.

— Саламатпы? — деди ал. — Фонарынды азыр эмнеге өчүрүп койдун?

— Шерт ушул,— деди фонарчы. — Саламатчылык.

— Эмне деген шерт ал?

— Фонарды өчүрөм деген шерт. Кечин кут болсун.



Ал фонарды кайра жакты.

— Эмнеге фонарды кайра жактың?

— Шерт ушул,— деди фонарчы.

Кичинекей ханзада чынын айтты:

— Түшүнбөй турал.

— Түшүнбөгөндөй эчтемеси жок,— деди фонарчы. — Шерт деген шерт. Құнұң кут болсун.

Фонарды дагы өчүрүп койду...

Анан чакмак кызыл кол жоолугу менен терин аарчыл, мындаій деди:

— Өмүрүм ашкере мәэнеттүү. Бир кездे мунун мааниси бар эле. Мен фонарды таң атканда өчүрүп, кеч киргенде кайра жаккумун. Құндұз әс алчу әлем, тұндөсү уктачу әлем...

— Эмне, кийин шерт бузулдубы?

— Шерт эч бузулган жок,— деди фонарчы. — Балакеттин баары ошондо турбайбы! Планетам жыл өткөн сайын катуураак айланып баратат, а шерт болсо мурункудан өз-гөрбөй келатат.

— Эми эмне болот? — деди Кичинекей ханзада.

— Эчтеме болбойт. Планета мүнөт сайын чарк айланыш турат, а мен көз ирмемге да тыным албайм. Мүнөт сайын фонарды өчүрүп, өчүрөр замат кайра жагып турам.

— Мына, тамаша! Демек, сенин күнүң бир мүнөттө эле ётуп кетет экен да!

— Эч кандай тамашасы жок,— деди фонарчы. — Сен экөөбүз·сүйлөшүп тургандан бери бир ай болду.

— Бир ай?!

— Ооба. Отуз мүнөт. Отуз күн. Түнүң күт болсун!
Ал фонарын дагы жакты.

Кичинекей ханзада фонарчыга карап туруп, ушу өз сөнө айныбай бек турган адамды ичинен аябай жактырып калды. Кичинекей ханзада өзү баяғыда күндүн батканын "та-кайта көрөм деп отургучту улам алдыга жылдыра берген" эстеди. Ал тиги досуна жардам кылгысы келди.

— Кулак салчы,— деди ал фонарчыга. — Мен бир айла таным: сен качан кааласаң, ошондо эс ала бересин...

— Менин эс алгым дайыма эле келип турат,— деди фонарчы.

Сөзгө бек турган, бирок жалкоолугун койбогон адамдар да бар эмеспи.

— Сенин планетан аябай кичине экен,— деди ханзада сөзүн улап,— сен аны үч арымдасаң чарк айланыш чыккыдайсың. Эгер ылдамыраак баса берсең — күн төбөндө баттай тура берет. Эс алғың келгенде сен баса бер, баса бер... ошентсең такыр түн кирбейт, күн сен каалаганча созула берет.

— Кой, анткенден мага эч пайда жок,— деди фонарчы.— Мен баарынан уктаганды жакшы көрөм.

— Анда алың кыйын экен,— деп көңүл улады Кичинекей ханзада.

— Алым кыйын,— деп кубаттады фонарчы. — Күнүң күт болсун!

Ал фонарын кайра өчүрдү.

«Баяғы падыша, атак сүйөр, камбыл, аракеч — айтор, элдин баары кокус бу адамды көрүп калса, аябай жектешер эле,— деп ойлоду Кичинекей ханзада сапар тартып барып. — Бирок, менимче, ошолордун ичинен жалғыз ушуга гана күлкүн келбейт. Балким, бу өз камын гана жебегени үчүн күлкүн келбестир».

Кичинекей ханзада улутунуп койду.

«Мен дос болчу киши ушу экен,— деди ал ичинде. --- Бирок анын планетасы өтө бөтөкөй экен. Эки киши баткыдай эмес...»

Ушу татынакай планетанын ага жагып калганынын дагы бир купуя себеби: анда күндүн батканын суткасына бир мин төрт жүз кырк мөртебе көрүүгө мүмкүн эле. Бирок ханзада бу себепти калп эле капарына албамыш болду.

XV

Алтынчы планета бешинчи планетадан он эсे чоң элс. Анда калың-калың китеpter жазган чал жашайт экен. Ал Кичинекей ханзаданы көрө замат кубанып кетти:

— Мына, мына! Саякатчы да келип калды!

Кичинекей ханзада дем алайын деп столго отурду. Ал узак жол арытпадыбы!

— Жол болсун? — деди чал ага.

— Бу эмне деген калың китеп? — деди Кичинекей ханзада. — Биерде эмне кылыш отурасыз?

— Географмын,— деди чал.

— Географ деген эмне?

— Географ деген дениздер, дарыялар, шаарлар, тоолор, чөлдөр кайда турганын билүүчү илимпоз.


— Қызык экен! — деди Кичинекей ханзада. — Чыныгы жумуш деп ушуну айт!

Анан ал географтын планетасына өз шаптырды.

Мындай шанкайган сөөлөттүү планетаны ал эч качан көргөн эмес.

— Сиздин планетаңыз кооз экен, — деди ал. — Мында океан барбы?

— Аны билбейт экемин, — деди географ.



— О-о,— деди Қичинекей ханзада иренжий түшкөндөй үнүн созуп. — А тоолор барбы?

— Билбейм,— деп кайталады географ.

— Шаарлар, дарыялар, чөлдөрчү?

— Аны да билбейм.

— Сиз географ эмессизби!

— Кеп ошондо,— деди чал. — Мен географмын, саякатчы эмесмин. Саякатчыларымын жоктугунаң қыйналып жүрөм. Шаарлардын, дарыялардын, тоолордун, деңиздердин, океандардын, чөлдөрдүн эсебин географтар албайт. Гео-

граф — өтө иши көп адам, анын жер қыдырышка чолосу жок. Ал кабинетинен чыкпайт. Бирок ал саякатчыларды кабыл алат, алардын айтып бергендерин жазат. Эгер алардын би-рөө қандайдыр бир қызык нерсени айтып берсе, географ сурамжылап, сүрүштүрүп отуруп, ал саякатчы ишенчилик-түү кишиби — ошону текшерет.

— Эмне үчүн?

— Эгер саякатчы калп айтып койсо, география китебинде баары чаташып кетет. Эгер саякатчынын ичип коймою болсо, андан бетер жаман.

— Эмне үчүн?

— Себеби мастьын көзүнө бардык нерсе кош көрүнөт. Мас саякатчынын куру сөзүнө ишенген географ бир тоонун ордунда эки тоо жазып коёт.

— Мен бир адамды көргөмүн... Андан начар саякатчы чыкмак экен,— деп койду Кичинекей ханзада.

— Толук мүмкүн. Ошентип, эгер саякатчы ишенчилик-түү киши болуп чыкса, анан анын ачканын текшеришет.

— Кантып текшеришет? Барып карап келишеби?

— Жок, кокуй. Антиш өтө кыйын да. Жөн гана саякатчыдан далилдерди талап кылышат. Мисалы, эгер ал бир چоң тоону ачтыбы, анда ошо тоодон چоң-чоң таштар алып келсин.

Географ капыстан шашкалактап калды:

— Сен өзүң да саякатчы эмессиңби? Алыстан келбедиц-би? Өз планетаңын жайын айттып берчи.

Анан географ калың китебин ачып, калемин уттады. Саякатчылардын айткандары адегенде калем менен жазылат. Саякатчы далилдерди алып келгенде гана анын айтканын сия менен жазышка уруксат экен.

— Кулагым сенде,— деди географ.

— Менин планетамда қызык эчтеме деле жок,— деп Кичинекей ханзада бош айтты. — Анда баары кипкичине. Үч вулкан бар. Экөө күйүп турат, бирөө өчүп калган. Бирок кырсыкты кайдан деп болбайт.

- Айтканың ырас,— деп кубаттады географ.
- Аナン бир гүлүм бар.
- Биз гүлдөрдү белгилебейбиз,— деди географ.
- Эмнеге? Ал ажайып сулуу да!
- Себеби гүлдөр опосуз.
- Опосуз деген эмне?
- География китептери — дүйнөдөгү ашкан баалуу китептер,— деп түшүндүрдү географ. — Алар эч качан эскирбейт. Тоонун ордунаң козголуп кетиши сейрек болчу окуяго. Океандын какышын калышы да ошондой. Биз түбөлүк өзгөрбөгөн нерселерди гана жазабыз.
- Бирок өчкөн вулкандын кайра ойгонушу мүмкүн да, — деп сөздү иле койду Кичинекей ханзада. — «Опосуз» деген эмне?
- Вулкан өчтүбү же жандыбы — анын биз үчүн, географтар учун анча мааниси жоқ,— деди географ. — Маанилүү нерсе: тоо. Ал өзгөрбейт.
- «Опосуз» деген эмне? — деп сурады Кичинекей ханзада. Ал суроо берсе, жооп алмайын такый берчү.
- Бат жок болчу нерсе опосуз деп аталат.
- Менин гүлүм да бат эле жок болуп калабы?
- Албетте.
- «Менин кубанчымын, санжыргамын өмүрү кыска экен да,— деди Кичинекей ханзада өзүнө,— анын дүйнөдөн сактана турган эчтемеси жок, төрт эле тикенеги бар. Мен аны таштап кеттим, ал планетамда жападан жалгыз калды!».
- Өзү таштап кеткен гүлгө анын ичи биринчи жолу ачышты. Бирок ошо замат кайра чыйрала түштү.
- Мен кайда жөнөйүн, кандай кеңеш бересиз? — деп сурады ал географтан.
- Жер планетасына бар,— деди географ,— анын кадырбаркы жаман эмес.
- Кичинекей ханзада жолго чыкты, бирок анын ою өзү таштап кеткен гүлдө болду.



XVI

Ошентип, ал кайрылган жетинчи планета Жер эле.

Жер кадыресе жөн планета эмес! Анда жүз он бир падыша (буга, албетте, негрлердики да кошулат), жети миң географ, тогуз жүз миң иш билги камбыл адам, жети жарым миң аракеч, үч жүз он бир миң атак сүйөр куу чирен, баары биригип эки миллиардга жакын чоң киши бар.

Жердин чондугу силерге ачык болсун үчүн мындай бир мисал келтирейин: электр жарыгы табыла электе алты континент түмөн-түмөн фонарчыларды — төрт жүз алтымыш эки миң беш жүз он бир адамды кармап турчу экен.

Эгер сырттан караганда, бул ажайып шандуу көрүнүш болгон. Ошо фонарчылардын кыймыл-аракеттери куду балеттегидей эң так ыргакка багынып турчу. Биринчи болуп Жаны Зеландия менен Австралиянын фонарчылары чыгар эле. Алар чырактарын жандырып коюп, уктаганы кеткенде кезек 'Қытайдын фонарчыларына тийчү. Бийди аткарып коюп, алар да көшөгөнүн артына жашынар эле. Аナン кезек Россия менен Индиянын фонарчыларына келе турган. Аナン Африка менен Европада фонарлар жапырт жанчу. Аナン Түштүк Америкада. Андан қийин Түндүк Америкада. Алар эч качан жаңылчу эмес, эч ким сценага беймаал чыкчу эмес. Чынын айтыш керек, бу ажайып сонун көрүнүш болгон.

Бир гана түндүк уюл менен түштүк уюлда жалгыздан фонар жакчу эки фонарчы беймарал, кыйналбай жашачу: алар ал жумушту жылына эки сапар гана аткарыша тургач.

XVII

Аябай куудулданғың келгенде кээде эрксизден апартып да жибересин. Фонарчыларды айтып жатып мен бир аз чындыктан тайтып кеттим. Биздин планетаны жакшы билбegen киши а жөнүндө тескери түшүнүк алып калабы деп чочулайм. Адамдар Жerde аз эле орун ээлеп турушат. Эгер эки

миллиард адам жыйылып келип, жыйындагыдай бир жерге быкылдан чогулса, баары биригип узун-туурасы жыйырмадын ашпаган мейкинге опоңой сыйат. Бүт адамзатты Тынч океандын бир кипкичинекей аралына тыгып салса болот.

Чоң кишилер, албетте, буга ишене бербейт. Алар кыялышында көп жер ээлеп турabyз дешет. Өздөрүн баобабдай опсуз чоң сезишет. Силер аларга айткыла: так эсептеп көрүшсүн. Ошентсөндер, алар жыргай түшөт, анткени цифра дегенде жантыгынан жата калышат. Силер андай арифметикаға зубактыңарды кетирбегиле. Анын пайдасы деле жок. Силер ансыз деле мага ишенесиңер.

Ошентип, Жерге келерин келип алыш, Кичинекей ханзада кыбыр эткен жанды көрө албай айран болду. Ал жаңылып башка бир планетага түшүп калдымбы деп ойлоп кетти. Бирок жанындагы кумдун арасынан өңү ай шооласындай бир шакекче кылан этти.

— Кечиң кут болсун,— деп салам айтып койду Кичинекей ханзада.

— Болсун,— деп алик алды жылан.

— Кайсы планетага туш келип калдым?

— Жерге,— деди жылан. — Африкага.

— Ошондойбу. Эмне! Жерде адамдар жокпу?

— Бу чөл. Чөлдө эч ким жашабайт. Бирок Жер өзү абдан чоң.

Кичинекей ханзада ташка көчүк басып, асманга көз жиберди.

— Жылдыздар эмне үчүн жылт-жылт этерин билсем го,— деди ал кыяданып. — Балким, алар эртедир-кесчтир ар ким өз жылдызын таал алсын деп жарык чачып тургандыр. Қарачы, менин планетам! Так үстүбүздө баратат... Бирок ал аябай алыш, алыш!

— Кооз планета экен,— деди жылан. — Сен мында, Жerde, эмне кылганы журөсүн?

Кичинекей ханзада чынын айтты:

— Мен гүлүм менен араздашып калдым.

-- А, ошондой де...

Экөө төң тым боло калды.

— Кишилер кайда деги? — деп Кичинекей ханзада кайра сөз баштады. — Канткен менен чөлдө жалғызырайт экенсин...

— Элдин ичинде деле жалғызырыйсын,— деди жылан.

Кичинекей ханзада ага тигиле тиктеп койду.

— Абдан кызык макулук экенсин,— деди ал. — Барматан жоон эмессиң го...

— Бирок менде падышанын бармагынан көбүрөөк кудурет бар,— деди жылан.

Кичинекей ханзада жымыйып койду.



— Койчу, сен ушунча эле кудуреттүүсүңбү? Бутун да жок экен. Сен саякаттай албайсың го...

— Мен сени ар кандай кеме жеткире албас жерге жегкире алам,— деди жылан.

Анан ал Кичинекей ханзаданың кызыл ашыгына алтын билерик сынары оролуп алды.

— Мен тийип эле койсом, ким болсо да чыккан жерине кайра кирет,— деди ал. — Бирок сен жылдыздан келди, аруу-тазасын...

Кичинекей ханзада жооп бербеди.

— Сага боорум ооруйт,— деди жылан сөзүн улап. — Сен бу таштай катуу Жерде мажестик кыласын. Планетанды таштап кеткениңе арман кылып өкүнгөн күнү мен сага жардам бере аlam. Мен сени...

— Түшүндүм, жакшы түшүндүм,— деди Кичинекей ханзада.— Бирок сен эмне эле табышмактатып сүйлөйсүн, ия?

— Мен табышмактардын баарын табам,— деди жылан.

Анан экөө төңгүлчүлөрдөн калды.

XVIII

Кичинекей ханзада эрме чөлдү аралап өтүп, эч кимди учурата албады. Жолунан бар болгону бир гүл чыкты, үч желекчеси бар сербейген көркүсүз бир гүл...

— Салам,— деди Кичинекей ханзада.

— Салам,— деп гүл алил алды.

— Адамдар кайда, ия? — деп сурады Кичинекей ханзада сыпаалык менен.

Гүл бир жолу жанынан өтүп бараткан кербендерди көрүп калган эле.

— Адамдар дейсинбى? Ах, ырас эле... Алар баары бирингип бешөө же алтоо болсо керек. Көрбөгөнүмө көп жыл болду. Ал эми аларды кайдан издеп, кайдан табарды эч ким билбейт. Адамдарды шамал айдап жүрөт. Аларды тамыры жок, ошонусу өтө жаман.

— Жакшы кал,— деди Кичинекей ханзада.

— Жакшы бар,— деди гүл.

XIX

Кичинекей ханзада бийик тоонун чокусуна чыкты. Ал мурда бою тизесинен келген үч вулканынан башка тоо аттууну көрүп баккан эмес. Ал өчкөн вулканын отургуч кылып алуучу эле. Эми ал: «Бул бийик тоодон бүт планетаны, адамдардын баарын текши көрөм го» — деп ойлоду. Бирок ал ийнедей ичке шуштуйган аскаларды гана көрдү.

Ал жөн эле салам айтып койду:

- Салам!
- Салам... Салам... Салам... — деп тууралы жаңырык.
- Силер кимсицер? — деди ал.
- Силер кимсицер... кимсицер... — деп тууралы жаңырык.
- Дос бололу, мен жалғызмын,— деди ал.
- Жалғызмын... Жалғызмын... жалғызмын... — деп тууралы жаңырык.

«Кандай кызык планета — деди Кичинекей ханзада оюнда. — Устү какыраган каксоо, ийнедей шуштүгүй, шор экеп. Адамдарынын ақыл-эси деле ченелүү окшойт. Алар эмнени айтсан, кайра ошону айтат... Уйымдө гүлүм бар элс, ал менин санжыргам, кубанчым эле, ал сураттай өзү сөз баштоочу эле».

XX

Кичинекей ханзада чөлдөн өтүп, аскаларды ашып, кар малтап жүрүп отурду да, акыры жолго чыкты. Ал эми жолдун баары адамдарга алыш барат.

— Салам,— деп айтты ал.

Анын бет алдында розалар жыш өскөн бак турду.


— Салам,— деп алик алды розалар.

Кичинекей ханзада розалардын баары баягы өзүнүн гүлүнө окшош экенин көрдү.

— Кимсицер? — деди ал аң-таң калып.

— Розабыз,— дешти розалар.

Кичинекей ханзада араң эле унчукту:






— Ошондой дечи...

Ал өзүн аябай бечара сезди. «Ааламда дегеле мендей гүл жок» — дечү сулуусу. Эми ал бир эле бактан андай гүлдүн беш мицин көрүп турду!

«Муну көрүп калса, ал кандай гана ызаланар эле,— деп ойлоду Кичинекей ханзада. — Ал карагүчкө күрсө-күрс жөтөлүп, күлкүгө калбас үчүн гана мұрт үзүлүп бараткандай пеш кылар эле. А мен болсом аны карайм деп кеселман бак-



кандай абыгер чекмекмин, антпесем ал мени да күйүткө салам деп чыны менен эле өлүп калышы мүмкүн болчу...».

Анан ал минтип ойлоду: «Мен бул дүйнөдө жалгыз бир гүлгө ээмин, андай гүл эч жерде өспөйт, эч кимде жок деп керсейип жүрүпмүн, а көрсө, аным карапайым эле роза экен. Карманганым бир жөнөкөй гүл, бою тиземен келген уч вулкан болсо, анысы аз келгесип вулкандарымын бирөө биротоло өчүп калса... анан мен эмнeme ханзадамын деги...».

Ал чөпкө жата калып, ыйлап жиберди.

XXI

Так ошондо Түлкү пайды болду.

— Саломалейкүм,— деди ал.

Кичинекей ханзада илбериңки алик алыш, эки жагын каранды эле, эч ким көрүнгөн жок.

— Мындамын,— деди дабыш. — Алманын түбүндөмүн...

— Сен кимсиң? — деди Кичинекей ханзада. — Укмуш сулуу экенсинг го!

— Түлкүмүн,— деди Түлкү.

— Мени менен ойносон,— деп суранды Кичинекей ханзада. — Мен капаланып турам...

— Ойной албайм,— деди Түлкү. — Мен али байыр боло элекмин.

— Ах, кечирип кой,— деди Кичинекей ханзада.

Анан саал ойлонуп турду да:

— «Байыр» деген эмне? — деп сурады.

— Чоочун жерлик көрүнөсүн,— деди Түлкү. — Биерден издегениң эмне?

— Издегеним адамдар,— деди Кичинекей ханзада. — «Байыр» деген эмне?

— Адамдардын мылтыгы бар, алар аң уулашат. Мунусу ётө жаман! Бирок алар тоок да багышат. Мунусу абдан жакшы! Сен тоок издеп жүрөсүң го?

— Жок,— деди Кичинекей ханзада. — Дос издең жүрөм.
Айтсан, «байыр» деген эмнө, ия?

« — Бу эчак уннтулуп калган түшүнүк,— деди Тұлқү. —
Ал «жүрөккө жүрөктү байландыруу» дегенге барабар.

— Байландыруу дединби?



— Ооба,— деди Тұлқү. — Азырынча сен мага түмөн-түмөн балдардан әч айырмаң жок кичинекей бир баласын. Мага керегиң жок. Менин да сага керегим жок. Мен да сага түмөн-түмөн тұлқулөргө окшогон бир тұлқү әлемин. Эгер сен мени байыр кылып алсан, экөөбүз бири бирибизге көрек болуп калабыз. Сен мен үчүн бу дүйнөдө жалғыз болосун. Мен да сен үчүн дүйнөдө жападан жалғыз болом...

— Мен андай баштадым,— деди Кичинекей ханзада. --
Бир роза бар эле... Сыяғы, ал мени байыр кылып алган го...

— Ошентсе ошенткендир,— деп макулдады Тұлқү. --
Жер үстүндө эмнелер болбойт.

— Ал Жер үстүндө болгон әмес,— деди Кичинекей ханзада. Тұлқү аябай таң калды.

— Башка планетадабы?

— Ии.



— Ал планетада мергенчилер барбы?

— Жок.

— Сонун экен. Тооктор барбы?

— Жок.

Тұлқұ күрсүнүп койду:

— Бири кем дүйнө деген ошо турбайбы!

Ал кайра баяғы сөзүнө ооду:

— Қөргөн күнүм куруп калсын. Мен тоокторду тоорыйм, адамдар мени тоорыйт. Тооктор бири биринен айырмаланбайт, адамдар да баары окшош келет. Эмнесин айтасын, эп-теп күн көрүп жүрөм. Эгер сен мени байыр кылып алсаң, менин өмүрүм күн тийгендей жаркырай түшөр эле. Дүңгүрө-гөн дүбүрттөрдүн арасынан сенин басканыңды дароо айрып тааныр элем. Адамдардын баскан дабышын әшитер замаңт мен жылт берип, жашынып калам. Бирок сенин басканың мага музыгадай мукам угулар эле, анан мен чакыртпай ийн-



нимен чыга келер элем. Баса, карап бакчы! Тиги талаадағы кыярып бышкан буудайды көрдүңбү? Мен аштык жебейм. Мага буудайдын кереги жок. Эгін айдаган жерге кайдыгер карайм. Ошого жаным кеййт! Бирок сенин чачтарың алтын-дай сапсары экен. Мени байыр кылып алсан кандай сонун болор эле. Алтын буудай көрсөм, дайыма сени эстер элем. Буудайдын шамалга шуудураганын жаным жыргап тыңшаар элем...

Тұлқу жаагын басты да, Кичинекей ханзадага телмире тиктеп турду.

— Мени байыр кылып алчы! — деп ийди ал бир ооқумда.

— Алса алар элем,— деди Кичинекей ханзада,— бирок убактым тар. Көп-көп дос табышым керек, дагы көптү білишим керек.

— Эмнени байыр кылсан, ошону гана чындал биле аласын,— деди Тұлқу. — Бирдеме билгенге эми адамдардың чолосу тийбей калды. Алар буюмдарды дүкөндөн даяр бойдан сатып алат. Бирок дос саткан дүкөн жок да, ошон үчүн эми адамдардың досу болбойт. Досум болсун десен, мени байыр кылып ал!

— Аң үчүн эмне кылам? — деди Кичинекей ханзада.

— Сабыр кыл,— деди Тұлқу. — Сен адегенде тиги чөпкө моминтип отур, тигиндей алысыраак отур. Мен сага көз күйыгым менен астыртан карай берем, сен түк ооз ача көрбө. Анан сен күн сайын кичинеден берилеп жылып отура башта...

Эртеси Қичинекей ханзада баяғы жерге дагы келди.

— Дайыма белгилүү бир saatta келчи,— деп суранды Тұлқу. — Сен, мисалы, туура saat төрттө келчү болсоң, мен saat үчтөн баштап жыргай берем. Болжогон saat жакындаған сайын бактым артат. Saat төрттө делебем козголуп тынчым кетет. Мен бакыттын даамын моокум канганча татам! Эгер сен өзүң каалаган убакта келе берсөң, мен жүрөгүмдү кайсы saatка күүлөп турарымды билбей калам... Қааданы кармаш керек.



— Қаадан әмне? — деди Қичинекей ханзада.

— А да әчак эстен чыккан иерсе,— деп түшүндүрдү Тұлқу. — Кәэде кандайдыр бир saat башка saatтарга окшобой калат. Мунун баары ошо қааданын шарапатынан. Мисалга алсак, менин аңчыларымда мындей қаада бар: алар ар бир бейшембиде кыштактын кыздары менен бийлешет. Айта көрбө, бейшемби бир укмуш күн да! А күнү мен сейилге чыгам, жүзүм зарга чейин коркпой барам. Эгер мергенчилер оюна келген күнү бийлей беришсе, мен үчүн күндөрдүн баары бирдей болуп, эс алат дегенди түк билмек эмесмин.

Ошентип Қичинекей ханзада Тұлқуну байыр кылып алды. Аңғыча коштошор маалы да кыйгачтап келди.

— Мен сени сагынып ыйлайм,— деп улутунду Тұлқу.

— Айып өзүндө,— деди Қичинекей ханзада. — Мен сени

сыздатып кетейин деген эмес элем, сен өзүң байыр кылыш ал деп туруп албадыңбы...

— Анткеним ырас,— деди Тұлқу.

— Бирок сен ыйлайт турбайсыңбы!

— Үйларым ырас.'

— Демек, сен жаман алда калат экенсің го.

— Жок,— деди Тұлқу,— алым жаман болбойт. Алтың буудайды айтпадым беле, ошону эсиңен чыгарба.

Ал тып басылды. Бир маалда мындаидеди:

— Бар, розаларды карап кел. Сен эми өзүндүн розаң дүйнөдө жалғыз бирөө гана экенин билесин. Аナン коштошкону мага келгенде, бир сыр айтам. Сага берген белегим ошол болот.

Кичинекей ханзада розаларды көргөнү барды.

— Силер менин розама түк окшошпойсунар,— деди ал гүлдергө. — Силер эчтемеге арзыбайсынар. Силерди эч ким байыр кылган жок, силер да эч кимди байыр кыла элексиңер. Менин Тұлқум башта ошондой эле. Тұмөн-тұмөн тұлқулөрдөн анын эч айырмасы жок болчу. Экөөбүз достошуп алдық эле, эми ал мага мұлдө дүйнөдө жалғыз болуп калды.

Розалар аябай осолдой түштү.

— Силер сулуусунар, бирок беймаанисиңер,— деп сөзүн улады Кичинекей ханзада. — Силер үчүн өлгүң келбейт. Ырас, өтүп баратып менин розамды көрсө, кайдыгер жо-лоочу аны силерден эч артыкчылығы жок бир гүл экен деп айтыши мүмкүн. Бирок ал мага силердин баарынардан кымбат. Мен силерге эмес, жалғыз ага суу сепкемин. Силерди эмес, айнек калпакча менен аны жапкамын. Шамал тийбесин деп анын тушуна парда тарткамын. Ошол розам үчүн көпөлөк курттарын кырып, көпөлөк чыксын деп бир-эки гана курт калтырып койғомун. Анын мунқанганын да, мактанганнын да укчу элем, а түгүл ал унчукпай калганда да мен ку-лак түрүп турчу элем. Ал роза — менин розам.

Айтаарын айтты да, Кичинекей ханзада кайра Тұлқуге келди.

— Жакшы кал... — деди ал.

— Жакшы бар,— деди Тұлқу. — Мына, менин сырым, ал жөнөкөй эле сыр: жүрөк гана қыраакы, көрөгөч. Эң түпкү касиетті көз менен көрө албайсын.

Унутуп калбайын деп Кичинекей ханзада кайталап айтты:

— Эң түпкү касиетті көз менен көрө албайсын.

— Розаң сага кымбат, анткени сен ага бүт дилинді бергенсин.

Унутуп калбайын деп Кичинекей ханзада кайталап айтты:

— Анткени мен ага бүт жан-дилими бергемин...

— Кишилер бул ақыйкatty унутуп калышкан,— деди Тұлқу,— а сен уннуппа: сен өзүңө байыр қылыш алғандардың баары үчүн жоопкерсисин. Сен розаң үчүн жоопкерсисин.

Унутуп калбайын деп Кичинекей ханзада кайталап айтты:

— Мен розам үчүн жоопкермин...

XXII

— Салам,— деди Кичинекей ханзада.

— Салам,— деп алик алды стрелочник¹.

— Эмне қылыш атасың? — деди Кичинекей ханзада.

— Жүргүнчүлөрдү сорттоп атам,— деди стрелочник. -- Бир түшүргөндө эки поездге минден жүргүнчү түшүрөм да, бириң онго, бириң солго жөнөтүп турал.

Аңғыча жарык терезелерин жалтыратып, калдырт-шалдырт этип, стрелочниктін будкасын титиретип ылдам поезд өтө берди.

— Булар кайда ашыгат? — деди Кичинекей ханзада таңырканып. — Деги издеңдері эмнө?

— Аны машинист да билбейт,— деди стрелочник.

Аңғыча отторун жаркыратып, калдырт-шалдырт күү меснен дагы бир ылдам поезд башка жакка карай өтө берди.

¹ Стрелочник — темир жол станцияларында поезддерди бир рельсадан экинчисине которуп туруучу жумушчы.

— Баягылар кайтып калыштыбы? — деди Кичинекей ханзада.

— Жок, булар башкалар,— деди стрелочник. — Бу каршылаш келаткан поезд.

— Алар башта жашап турган жер, эмне, жаман беле?

— Биз жок жердин баары жакшы,— деди стрелочник.

Ангыча калдырт-шалдырт күү менен жарк-журк этип үчүнчү поезд өтө берди.

— Булар баягы биринчи өткөндөрдү кубалап барабы? — деди Кичинекей ханзада.

— Алардын кубалай турган эчтемеси жок,— деди стрелочник. — Алар же вагон-вагондо уктап жатат, же оозун араандай ачып эстенишип бекер отурат. Балдар гана мурундарын айнекке такап, кең дүйнөгө сугалак карайт.

— Эмне издегенин балдар гана билет,— деп айтты Кичинекей ханзада. — Алар чүпүрөк куурчакка бүт жан-дилин бере алат, ошол себептен куурчак аларга жанындай кымбат болуп калат, эгер аны колунан алып койсо, балдар ыйлайт...

— Алардын бактысы ошол,— деди стрелочник.

XXIII

— Салам,— деди Кичинекей ханзада.

— Салам,— дёп алик алды соодагер.

Ал суусаганды кандыра турган пилюлялар¹ сатчу эле. Ошондой пилюлянын бириң жутуп алсан бир жума суусабайт экенсин.

— Буларды эмне үчүн сатып атасың? — деди Кичинекей ханзада.

— Булар убактыны көп үнөм кылат,— деди соодагер. — Адистердин эсебине караганда, бир жумада элүү үч мүнөт үнөмдөөгө мүмкүн экен.

— Ал элүү үч мүнөттө эмне кылса болот?

¹ Пилюля — күкүмдердөн тоголоктоп жасалган дары.

— Эмне кылсан, ошо кыласың да.

«Эгер элүү үч мүнөттүк бош убактым болсо,— деп ой-
лоду Кичинекей ханзада,— эч токтолбой булакка жөнөр
элем...».

XXIV

Мен өзүм кырсыкка учураганыман бери бир жума өтүп
кетти. Кичинекей ханзада пилюля саткан соодагердин бая-
нын айтып жатканда, мен калган-каткан сууну шыпкап ичип
аткан элем.

— Ырас,—дедим Кичинекей ханзадага,—айткандарыңдын
баары кызык, бирок мен алигиче самолётумду ондој элек-
мин, бир тамчы суу да калган жок, эгер эч токтолбой бу-
лакка жөнөй алсам, мен деле бактылуу болбос белем.

— Мен достошкон Түлкү...

— Садагасы, ушу тапта Түлкүнүн сөзүн уккудай алым
жок!

— Эмне үчүн?

— Қаным катып өлөт көрүнөм, мына ошон үчүн...

Суусаган менен өлүмдүн кандай байланышы бар экенин
ал түшүнө бербеди. Макул болгон жок:

— Өлө турган болсоң да досундуң болгону жакшы. Мен
Түлкү менен достошконума аябай кубанып жүрөм...

«Ал кандай кырсык күтүп турганын түшүнбөй жатат. Өзү
ачкалык менен чанкоо дегенди башынан эч өткөрүп көргөн
эмес. Ага күн шооласы болсо эле жетет...».

Мен муну жарыя айтпастан, купуя ойлодум. Бирок Кичи-
некей ханзада мага жалт карай салды да:

— Мен да суусап турам... Жүр, кудук издейбиз,— деп
жиберди.

Кыйырсыз чөлдөп тобокелге салып кудук издегендөн не
пайда дегенчелик кылып колдорумду эки жакка кайдыгер
кере жайдым. Бирок баары бир жолго чыктык.

Көпкө дейре сөз катышпай жүрүп отурдук, бир оокумда
карангы түшүп, асманга жылдыздар чыга баштады. Сууса-

ганыман башым қаңғырап, бир аз калч-калч этип, жылдыздарды түшүмдө көргөнсүп бараттым. Кичинекей ханзаданын алиги сөздөрү улам эсиме түшө берип, акыры сурадым:

— Демек, сен да суусайт экенсин го?

Бирок ал жооп кайтарбады. Ал кайдыгер гана мындай деди:

— Суу жүрөккө да керек...

Мен түшүңкүрөбөй калсам да, унчукканым жок. Такып сураган менен андан сөз чыкпасын билчү элем.

Ал چарчады. Күмга отура кетти. Мен жанына көчүк бастым. Үн катканыбыз жок. Бир кезде ал мындай деди:

— Жылдыздар укмуш кооз, анткени алардын бир көмүс-кө жеринде гүл өсөт, дал ошо гүл жылдыздарга көрк берип турат.

Ай нуру жарык кылган толкун-толкун күмга карап турган элем:

— Айтканың ырас,— деп тим болдум.


— Чөл дагы кооз... — деди Кичинекей ханзада.

Чын айтат. Чөл мага дайыма жага турган. Күм дөбөчө-дө отурасын. Эчтеме көзгө урунбайт. Эчтеме кулакка чалынбайт. Бирок жымжырттан бирдеме шоолаланып турат...

— Билесинциби, чөлдү жакшы кылган эмне? — деди ал. — Аның бир жеринде булактар жашырынып жатат...

Мен ан-таң калдым, күмдардан жыбылжып чыгып турган сырдуу шооланын эмне экени дароо баамыма жетти. Баягы бала чагымда мен бир чалдыбары чыккан эски тамда жашаган элем. Ошол тамда катылган кенч бар деп айтчу калайык. Албеттте, кенчи эч ким таба алган жок, а балким, аны дегеле эч ким издеген эместири. Бирок кенч бар дегенден ал там сыйкырланып калгандай туюлар эле, неге десен, ал өз жүрөгүндө жашырын сырды тымпыйып катып тура турган...

— Чын,— дедим мен. — Ўйбу, жылдызыбы, чөлбү — деги баарынын эң татынакай касиети көмүскөдө калып, көзгө көрүнбөйт.



— Тұлқу досумдуи айтканын айтып атканыңа кубанып турал,— деди Қичинекей ханзада.

Анан ал уктап калды, мен аны колума көтөрүп алғы, жолду улай бердим. Мен өрөпкүп алган элем. Үлбүрөгөн на-зик бир асыл буюмду көтөрүп бараткансыздым. Биздин жерде морттугу жагынан мындан назик әчтеме жок сыйктанды. Айдын жарығында купкуу мандайына, жупташкан кирпиктерине, жслге желбиреген алтын көкүлүнө карап баратып, мен өзүмө айттым: мунун баары тышкы гана кабығы. Терендеги касиети көзгө көрүнбөйт...

Ал күлүмсүрөдү эле, болор-болбос ачылған эриндері дил-дирей түштү. Ошондо мен өзүмө кайра мындаі дедим: бу уйқудагы Қичинекей ханзада гүлүн әч качан чанбайт, жү-рөгүндө гүлдүн элеси куду шамчырактын жалынындай жа-нып турат, уктап жатса да жанып турат — мунун ич әлжи-ретип, мээрим туудурган касиети дал ушунда... Ошондо мен түшүндүм: ал көзгө көрүнүп турғандан да назик экен. Шам-чырактарды абайлаш керек — шамалдын эпкини өчүрүп ке-тиши мүмкүн...

Ошентип бара берип, таң қылайғанда күдукка жеттим.

XXV


— Адамдар ылдам поезддерге минип жүрүшөт, бирок әмне издең жүрүшкөнүн азыр өздөрү да билишпей калып-тыр,— деди Қичинекей ханзада. — Ошон үчүн алардын жаңы жай’албайт, аяғы сай таппайт...

Анан ал мындаі деп кошумчалады:

— Бекер эле дарбышат алар...

Биз дуушар келген күдүк Сахарадагы күдүктардан баш-кача экен. Демейде аердин күдүгү күмдагы ангектин эле өзү болот. А биз тапкан кадыресе эле кыштактын күдүгү экен. Бирок жакын арада дегеле кыштак аттуу жок болчу, ошол себептен бул түшүм го деп ой жорудум.

— Таң калып турал,— дедим Қичинекей ханзадага,—



биерде бүт баары даяр экен — чыгырыгы да, чакасы да, арканы да...

Ал күлүп жиберди, арканды кармалап көрдү, чыгырыкты бошото баштады. Чыгырык куду шамалсыз буйткада көп жатып дат баскан эски флюгер¹ сынары кычырап коё берди.

— Уктуңбу? — деди Кичинекей ханзада. — Биз кудукту ойготтук эле, ал ырдан кирди...

Эми ал чарчап калат экен деп чочулап турдум.

— Сууну өзүм тартып чыгарам,— дедим ага,— сенин күчүң жетпейт.

Мен мелт-калт чаканы абайлап акырын тартып чыгардым да, кудуктун таш кыргагына оодарылбас кылып коюп койдум. Кулагыма чыгырыктын кыйчылдаган обону дале жа-

¹ Флюгер — шамалдын багыты менен ылдамдыгын аныктай турган тегеремне аспап.

нырып, чакадагы суу дALE басылбай чайпалып, суу бетинде болсо күн нурУ чагылышип ойноР турду.

— Ушу суудан жуткум келип атат,— деди Кичинекей ханзада. — Берчи, ичейин...

Анын эмис издеP жүргөнүн мен ошондо аңдадым!

Чаканы анын оозуна апардым. Ал көзүн жуумп алЫп ичин жатты. Бу мүнөттөр бир шаанилүү тойдой беск абзел эле. Суу да жөн суу эмсээ эле. Ал суу жылдыздар алдынан узак-узак жол жүрүп, анатын чыгырыктын кыйчылдашынан жана менин колдорумдун кыймыл-аракетинен жараплан. Ал жүрөккө арналган белектей ыйык эле. Кичине чагымда мага рождество майрамындагы¹ белек-бечкектер так ушундай жаркырап көрүнөр эле: ёлкада шамдар балбылдан турар элс, жарым түндөгү месса² убагында жыбылжып орган күүсү чалынар эле, мээримдүү жылмаюулар жадырап-жайнаар эле.

— Сенин планетаңда,— деди Кичинекей ханзада,— адамдар бир эле бактын ичине беш миң роза өстүрөт экен да... арзып издегенин эч таппайт экен...

— Таппайт,— деп мен ырастап койдум.

— Ал эми алардын издеP жүргөнүн жалгыз бир розадан, бир ууртам суудан табууга мүмкүн да...

— Албетте, мүмкүн,— деп мен ырастап койдум.

Кичинекей ханзада кайра мындай деди:

— Бирок көз сокур. Жүрөк менен издеш керек. Џ

Мен суу ичтим. Сергий түштүм. Таң атарда кум бал сыңары алтын түстөнүп калды. Ошого да жетине албай куба-нып турдум. Баса, капаланышка кандай жөнүм бар эле?..

Кичинекей ханзада жаныма кайра отуруп жатып:

— Убадага туруш керек,— деп койду акырын.

¹ Рождество майрамы — христиандардын диний майрамы; азыркы жаңы жылга туура келет.

² Месса — католиктердин таң заарда же түшкө чейин чиркөөдө өткөрүүчү диний жыйыны.

— Қайсы убада?

— Унутуп калдыңбы, баяғыда, менин козума ширге тар-
тып берем дебедиң беле... Билесин, алиги ғулгө жооптуу
эмесминби.

Чөнтөгүмөн тарткан сүрөттөрүмдү алып чыктым. Қичине-
кей ханзада аларды карап жатып күлүп жиберди:

— Баобабдарың капустага эле окшоп калыптыр...

А мен баобабдарыма дагы мактанып жүрүпмүн!

— Тұлқұндұн кулактары... мүйүздөн айрылбайт го! Узун-
дугун кара!

Ал дагы күлүп жиберди.

— Сен калыстық кылбай атасың, досум. Баяғы ичи ме-
нен тышынан тарткан удавды эле айтпасаң, мен эч качан
сүрөт тартып көргөн эмесмин.

— Эчтеме эмес,— деди ал көңүлүмдү улап. — Балдар
ушунуңдан деле түшүнүп алат.

Анан мен козуга ширге тартып бердим. Сүрөттү Қичине-
кей ханзадага берерин берип алыш, кайра жүрөгүм шуу дей
түштү.

— Сен бирдемени оюңа түйүп коюп, бирок мага айтпай
жүрөсүн...

Ал жооп кайтарбады.

— Билесиңби,— деди ал,— эртең силердин Жерге келип
түшкөнүмө туура бир жыл толот...

Дагы тып басылды. Анан мындай деди:

— Мен кулап түшкөн жер ушу тегеректе эле...

Айтарын айтып алыш кызарып кетти.

Менин көңүлүм әмне үчүндүр кайрадан түнөрүп калды.
Ошентсе да ага суроо бердим:

— Демек, бир жума мурун бая экөөбүз таанышкан таң-
да сен бу адам туралынан миндерген миль алыш жерде беке-
ринен жалғыз қаңып жүрбөпсүң го? Сен өзүң кулап түшкөн
жерге кайрылып келаттың беле?

Кичинекей ханзада ого бетер кызарды.

Мен даап-даабай дагы минтип айттым:

— Балким, бир жыл толгондон улам кайрылып келатсаң керек?

Ал дагы қызарып кетти. Менин суроолорумдун бирөөнө да жооп берген жок, бирок қызарганың демейде макул болгонуң эмеспи.

— Коркуп атам,— деп мен улутуна сөз баштаганда, аның сөздүн алдын торой койду:

— Ишке киришер маалың болуп калды. Машинаңа бар. Мен сени ушул жерден күтөм. Эртең кечкурун кел...

Бирок менин санаам тынчыбай койду. Баягы Тұлқу эсімеге түштү. Өзүңү бирөө байыр қылыш алса, кийин ыйлап да каласың.

XXVI

Кудуктан нараагыракта байыркы таш коргондун урандалары бар экен. Эртеси кечинде жумушумду бүтөр замат баягы жерге жетип келдим да, алыстан эле коргондун қырында бутун салаңдатып отурған Кичинекей ханзаданы көрдүм. Көрөр замат доошуң да эшилттим.

— Унтууп калдыңбы? — деди ал. — Жок, дегеле биерде болгон эмес.

Ага кимдир бирөө жооп берди көрүнөт, анткени ал:

— Ооба, туура бир жыл мурда болгон, куду ушу күнү, бирок башка жерде... — деди.


Мен кере-кере адымдадым. Бирок коргондун жака-белинен эч кимди көрө да, уга да алганым жок. Ангыча болбой Кичинекей ханзада бирөөгө дагы жооп кайтарды:

— Албетте, ошондой. Сен изимди кумдан табасың. Талкан соң күтө тур. Бүгүн түнү аерге барам.

Коргонго жыйырма эле метрче калса да, эчтеме көзүмө чалынбады.

Бир азга үн-сөз угулбай калғандан соң:

— Уун қүчтүүбү? Мениң кыйнабайсыңбы? — деди Кичинекей ханзада.



Мен тык токтой калдым, жүрөгүм шуу дей түштү, бирок дале эчтеме түшүнө албай турдум.

— Бар, бара бер эми,— деди Кичинекей ханзада. — Мен секирип түшөйүн.

Ошондо төмөн жакка карай салып, селт чочуп, ойт берип кеткенимчи! Коргондун түбүндө Кичинекей ханзадага башын соймондото созуп бир сарғыч жылан токочтонун жатыптыр. Андай жыландардын уусу ар кандай жанды көз ирмемде күм-жам кылат!

Чөнтөгүмдөгү тапанчаны сыйпалап издеген бойдон жыланга тап бердим, бирок ал шыбыртымды угар замат сицип бараткан суу сыңары ақырын кумга сойлоп кирди да, билинер-билинбес шытыраган шоокум чыгарып, беймарал гана таштардын арасына житип кетти.

Кичинекей ханзаданы түшүрүп алайын деп коргонго да-роо жетип келдим. Анын өңү самандан да сапсары экен.

— Кайдагы жаман жорону баштап алдын, бала! — деп мен кыйкырып ийдим. — Жыландар менен сүйлөшкөнүнэ жол болсун?

Мен анын мойнунаң түшүрбөгөн алтын шарфын чечтим.

Мандайын суулап, суу ичирдим. Бирок башка суроо бергенгэ батына албадым. Ал мага олуттуу карап койду да, мойнуман кучактады. Жүрөгү куду ок тийген чымчыктыкындай дүкүлдөп кагып жатканы мага угулуп турду.

— Машинаңдын кырсыктаган жерин тапканың ырас бо-луptur,— деди ал,— Эми үйүнө кайта аласын.

— Сен аны кайдан билесин?!

Дегеле онолчудай түрү жок самолётумду бүгүн кокустан ондоп алыш, азыр ага ошону сүйүнчүлөйүн деп жаткан элем!

Ал жооп айтпай, жөн гана:

— Мен да бүгүн кайтам,— деди да, анан муңайган түр менен мындаи деп кошумчалады:

— Менин жолум сеникинен көп-көп узак да... кыйын да...

Баарына акылым жете бербей жатты. Мен аны кичинекей бөбөктөй бек кучактап турдум, бирок ал колуман жылмышып бараткансыды, түпкүргө түшүп бараткансыды, аны кармап калганга кудуретим калбай бараткансыды...

Ал кайдадыр алышка тунжурап карап турду.

— Менде сенин козуң калат. Қозуга берген яшигиң ка-лат. Ширгөң да калат...

Ал муңайым күлүмсүрөп койду.

Мен көпкө күттүм. Ал эс-учун жыйып келаткандаи болду.

— Эсин چыгып, коркуп калыпсың, бала...

Эс чыкпай турган окуябы анан! Бирок ал аста-секин күлүп койду:

— Бүгүн түнү-мага мындан да коркунчтуу болот...

Жүрөгүм дагы бир балакет башталарын сезип, бүткөң боюм муздай түштү. Атаганат, анын күлкүсүн мен эми ук-пай каламбы? А күлкү мага чөлдөгү булак мисал кымбат эле го.

— Бала, сенин күлкүндү дагы бир уккум келип атат...

Бирок ал:

— Бүгүн түнү бир жыл болот. Менин жылдызым бир жыл мурда мен түшкөн жердин так үстүнө тушма-туш ке-лет... — деди.

— Бери карачы, бала, алиги жыланың да, жылдыз менен жолугарын да тек гана жаман түш го. Чын айтып атамбы?

Ал жооп кайтарган жок.

— Эң түпкү касиет көзгө көрүнбөйт... — деди ал.

— Айтканың ырас дечи...

— Бу гүлгө окшош. Эгер алыссын бир жылдызыда өскөн гүлдү сүйсөн, алтундө асман караган сонун. Жылдыздардын баары жадырай түшөт.

— Айтканың ырас дечи...

— Бу сууга окшош. Сен суу бергенинде, а суу мага музыгадай тюлуп кеткен, ошенткени чыгырык менен арканын шарапатынан болсо керек... Эсиnde бардыр, ал суу абдан жакшы суу эмес беле.

— Айтканың ырас дечи...

— Түндөсү сен жылдыздарга карап багасын. Менин жылдызым өтө эле кичинекей, аны сага көрсөтө албайм. Бир жагынан ошонусу да жакшы. Ал сен үчүн топ жылдызыч бирөө гана болот. Анан сен жылдыздарга караганды жакшы көрүп каласын. Жылдыздардын баарын дос кылып аласыц. Анан сага мен бирдеме белек кылам...

Ушундай деди да, күлүп жиберди.

— Ах, бала, бала, мен сенин күлгөнүңө аябай кумармын да!

— Мен дал ошо күлкүмү белек кылам... Ал суудай эле болот...

— Суудайың кандай?

— Ар кимдин өз жылдыздары бар. Саякattап жүргөндергө алар багыт көрсөтөт. Қээ бирөөлөргө жылдыз бүл-бүл жанган оттордон айырмасыз. Илимпоздорго алар чыгарууну талап кылган эсеп-маселе. Баягы камбыл кишиме алар алтын көрүнөт. Бирок ал кишилердин баары үчүн жылдыздар тилсиз. Ал эми сеники башкача жылдыздар болот.

— Башкачаң кандай?

— Түн киргендө көккө көз чаптырсан, анан жылдыздардын күлгөнүн угасын, анткени асманда мен жашап, мен кү-

лұп турған жылдыз бар әмеспи. Сенин жылдыздарың күлә ала турған жылдыздар болот!

Ушундай деди да, өзү күлүп жиберди.

— Көңүлүң тынчып калғаныңда (акыры тынчыбай кайда барат элең) сен бир убакта мени билгенине кубанасың. Сен дайыма досум бойдон каласың. Мага кошуулуп күлгүң келет. Кәэде сен терезенди моминтип ача салсан, дароо жаның жыргай түшөт... Анан асманга карап алышп күлүп жатканыңды көргөн досторун ән-таң калышат. Аларга сен: «Ырас, мен жылдыздарга карап алышп дайыма күле берем!» деп айтасың. Анан алар сени акылдан тайган экен деп ойлошот. Көрдүңбү, мен сени кандай жаман кылам...

Ал дагы күлүп жиберди.

— Сага жылдыз әмес эле, бир короо күлкүчү жылаажын бергенсидим окшойт...

Ал дагы күлүп жиберди. Анан кайра олуттуу боло калды:

— Билесиңби... бүгүн түнү... келбей эле кой.

— Мен сени жалгыз таштай албайм.

— Мен сага азап чегип жаткандай... атүгүл өлүп бара жаткандай көрүнөрмүн. Дайыма ошондой көрүнөт. Келбей эле кой, келгенинин кереги жок.

— Мен сени жалгыз таштай албайм.





Бирок ал бирдемеден кабатыр болуп турду.

— Анткен себебим... баяғы жыландан улам айтып жәтам. Қокус ал сени ғашып алса... жыландардын жини чукул да. Бирөөлөрду чакса жыргап калат алар.

— Мен сени жалғыз таштай албайм.

Кайра ток пейил боло түштү:

— Баса, анын уусу'экөөбүзгө жетпейт го...

Ошо түнү анын қантеп туруп кеткенин түйбай қалышмыла. Шырп алдыrbай жылып жөнөгөн экен. Артынан жеткенимде, ал әчтемеден кайтпачу түр менен бат-бат арымдаң бара-тыпты.

— А-а, сен белен... — деп койду.

Дароо мени колтуктаң алды. Бирок бирдемеден коопто-нуп баратты.

— Бекер эле мага кошулуп алдың. Сен мага дит багып карап тұра албайсың. Сага мен өлүп бараткандай көрүнүшүм мүмкүн, а чынында әч өлбөйм...

Үнчукканым жок.

— Билесиңби... Сапарым чексиз узак. Денем өтө оор, аны өзүм көтөрүп кете албайм.

Унчукканым жок.

— Бирок бу эскирген чөл кабыкты сыйрып таштагандай эле кеп. Ал үчүн кейий турган әчтеме деле жок...

Унчукканым жок.

Анын көнүлү бир аз чөгө түштү. Ошентсе да кайратың жыйнап, дагы жооткотуп көрдү:

— Билесиңби, бу абдан сонун болот. Мен да жылдыздарга карап багамын. Аナン бүт жылдыздар куду чыгырыгы кийчылдаган эски күдүктар сыңар мага кымбат сезилет. А бир жылдыз мага суусунан берет...

Унчукканым жок.

— Кандай кызык болорун ойлоп көрчү! Сенин беш миллион жылаажынын, менин беш миллион күдүгүм болот...

Ушундай деген соң ал өзү да унчукпай калды, анткени жашып кеткен эле...

Бир аздан кийин:

— Мына келип калдык,— деди ал. — Уруксат кыл, эми жеке өзүм бир кадам шилтейин.

Ал кумга отура кетти, анткени чочулап-корко баштаган эле.

Аナン мындаи деди:

— Билесиңби... розам... мен ага жоопкермин. А роза аябай назик, алсыз! Куулук-шумдукту да түк билбейт! Анын төрт эле бечара тиженеги бар, дүйнөдөн калкаланаң андан башка әчтемеси жок...

Мен да көчүк бастым, анткени буттарым аябай талып калган эле.

— Мына... болгону ушул... — деди ал.

Бир мүнөтчө аярлай калып, ордунан турду. Аナン бир гана кадам шилтеди. А менин кыймылдарга бурчам келбеди.

Бут алдынан сары чагылган кылак эте түшкөнсүдү. Қөз ирмемге кыймылсыз турду. Қың деп үн бербеди. Аナン кыйлан дарактай каалгый барып кулаг түштү. Күм шоокумдун



баарын жутуп алат эмеспи, ошон үчүн каалгып дабыш чыгарбай кулады.

XXVII

Андан бери, мына, алты жыл өттү. Анын жөн-жайын мешімдегиңе эч кимге айта элекмин. Қайтып келгенимде жорожолдошторум мени аман-соо кайра көргөндөрүнө кубанышты. Жүрөгүм мыкчылып санааркап жүрдүм, бирок аларға сыр алдыrbай:

— Бу тек гана чарчаганым... — деп коёр элем.

Көнүл дартым бара-бара билинбей жазыллып кетти. Жаңылышам... таптаза жазылган жок. Бирок мен Қичинекей ханзада өз планетасына аман-эсен жетти деп ишенемин, антикени таң атканда баяғы күмдан анын денесин таптай калдым. Денеси анча деле оор эмес эле. А мен болсом түн киргендеге жылдыздардан тыңшаганга ышкылуумун. Куду беш миллион жылаажын сыйктанышат...

Бирок момундай бирдеме баш катырат. Мен козуга ширгеге тартып жатканда, кара басып, боосун кошо тартпай ка-

лыпмын! Кичинекей ханзада эми аны козунун оозуна кептеп токтото албайт. Аナン өзүмө өзүм суро берем: анын планетасында эмиелер болуп жатты экен? Кокус козу розаны жең алды бекен?

Кээдсө мен өзүмө: «Жо-ок, эч андай болбойт! Кичинекей ханзада түндөсү дайыма розасына айнек калпакчаны кийгизип коёт, козусун да тирмие көзөмөлдөп турат...» — деп айтам. Ошондо бактыга балкыňм. Жылдыздар да баары шыңгырап күлүп жиберет.

А кээде мен өзүмө: «Кээде энөө болуп да каласын... ошондо кырсыктын ар кандайын күтсө болот! Кокус ал кечинде айнек калпакчаны эсипчен чыгарып коёбу, же козусу түндөсү тымызын бошонуп кетеби...» — деп айтам. Ошондо жылаажындардын баары ыйлап жиберет.

Мунун баары табышмактуу да, акылга да токтобойт. Кичинекей ханзаданы жакшы көрүп калгандар, силер да менчилеп эч качан, эч качан кайдыгер боло албайсыңар, аңткенин ааламдын кайсы бир бурчунда, балким, биз дегеле көрбөгөн бир козу бизге бейтааныш бир гүлдү жалмап салганный ойлосон бүт дүйнө башкача боло түшөт.

Көк асманга көз чаптыргыла. Өзүңөрдөн: «Баягы роза аман-эсен бекен же тыйып болду бекен? Кокус аны козу жалмап койду бекен?» деп сурал көргүле. Ошондо силер көрөсүнөр: дүйнө такыр башкача боло түшөт...

Мында кандай улуу маани бар экенин чоң кишилердин бирөө да эч качан түшүнө албайт!

Бу жер, менимче, дүйнө жүзүндөгү ашкан көркүү да, ашкан муңдуу да жер. Чөлдүн ушу бурчу мындан алдыңкы эле баракта тартылган, бирок силер жакшылатп карап алсын деп дагы бир жолу тартып салдым. Кичинекей ханзада биздин планетасын дал ошол жеринде адеп пайда болуп, кийин ошол жерден кайра көздөн кайым болгон. Эгер качандыр бир Африкага, эрме чөлгө барып калсаңар, а жерди

сөзсүз тааный коюш үчүн ыклас кылып карагыла. Силерден жалбарып суранарым: эгер ошо жерден кокус өтүп калсаңдар, ашыкпагыла, алиги мен айткан жылдыздын астына бир аз аярлай тургула. Эгер жаныңарга алтын көкүлчөн бир кичинекей бала басып келсе, эгер ал кыт-кыт күлүп, суроңорго жооп бербесе, силер, албетте анын ким экенин дароо баамдай коёсунар. Силерден көптөн көп суранарым: ошондой болуп калса, менин убайымдуу көңүлүмдү жубатуу жағын эсиңдерден чыгарбагыла, анын келгенин билдирип мага тезинен жазып жибергиле.

* **** * **** * **** * **** * **** * **** * **** *

АҚЫРҚЫ СӨЗ

Мына, жомок да аяктады. Байкап калгандырысинар, бу жомок — адабияттын өзүнчө бир керемети. Қөгүлтүр асманда бүркүттүн шашыганында, май айынын таңында булбулдун ташыганындай бир керемет. Анда тунук акылдын айдыңы, ысық мәэримдин илеби, тириүлүк түйшүгүнүн муңу бар.

Жомоктун кызығы да кадырессе күчтүү: окуп жаткан адамдын ыкыласын магниттей өзүнө тартып, кыялын алып учат, көңүлүн өрөпкүтүп, сезимдерине бүлүк салат. Окуп бүткөндө анын таасиринен жан дүйнөц жамгыр жуугандай тазара түшкөнсүйт, көр оокаттын ыбыр-сыбырына басылгап качанкы бир гүлгүн ой-сезимдериц чукуранып ойгонгонсүйт.

Бу ажайып китетти француз жазуучусу Антуан де Сент-Экзюпери жазган. Мунун татынакай сүрөттөрүп тарткан да ошол. Ал биздин жыйырманчы қылым менен жашташ: 1900-жылы 22-июнда Франциянын түштүк-чыгыш аймагындағы Лион шаарында туулган. Теги жагынан чынжырлуу ак сөөктүн (графтын) үй-бүлөсүнөн. Бала атасынан төрт жашында ажырап, апасынан таалым-тарбия алышпайды.

Кичинекей Антуан оюнкарак, тентек, эрке өскөн. Бирок кээде дегелеп чоң кишидей олуттуу тартып, терен кыялдарга чөгүп, бир жерге кадаланып отуруп да кала турган. Ыр жазып, сүрөт тарткан, музыкага кызығып, скрипкада ойногон. Ошондой эле техникага да ашкереп күнт көюп, темиртезек менен көп алышкан.

Антуан тогуз жашка чыкканда апасы бүт үй-бүлөсү менен Ле-Ман шаарына көчүп барат. Болочок жазуучу ошол шаардагы коллежге кирип окуй баштайт. 1914-жылы биринчи дүйнөлүк уруш чыгып, Франция Германияга каршы согушат. Антуандын апасы медицина сестрасы болуп аскер оору-канасына ишкес кирет да, эки уулун — Антуан менен анын иинисин согушка катышпаган Швейцарияга жиберип окутат. 1917-жылы Антуан Парижге кайтып келип, аердеги колледжден орто билиминин үдөөсүнө чыгат. 1919-жылы ал Аскер-дениз окуу жайына киреп деп, бирок экзаменден кулат калат, андан кийин Париж сүрөт академиясынын архитектура белүмүнө өтөт. Архитектура өнөрү аны анча кызыктыраган соң ал өзүнүн тынычы

жок тентек табиятына шайкеш келген, жан-дилин бүт бойдон тартып ала турган жандуу кесип тапсам деп талпынат. 1921-жылы окуусун таштап, өз ыктыяры менен аскердик авиация полкуна жазылат. Адегендө граждан-дык учкучтуц, артынан аскер учкучунун окуусун, ошондой эле запастагы офицерлер курсун да бүтүрөт. 1922-жылдан Парижге жакын жайгашкан авиациялык полкто кызмат кылат. Тек бир жыл өтпөй аба кырысына калылып, катуу жарадар болот. 1923-жылы аскер кызматынан биротоло азат кылышат.

Албетте, Антуан де Сент-Экзюпери ынтызарланып үйрөнгөн өнөрүнөн ажыраганга кыйла эле кынжылып кайгырат. Бирок ал оюндагысындай кесип талканаын, эмки тадгыры авиация менен байлануу болорун жакши билет. Ал аргасыздан эки-үч жылдай черепица жана автомобиль заводдорунда жөнөкөй кызматкер катары иштеп жүрөт. Анткен менен анын ою-дарды асманда, самолётто, учкучукта. Учсам дегендө ак эткенден таң этип, граждандык авиациянын пилоту болсом деп далалаттанат.

Антуан табиятынан акын жандуу жарабалып, кичинесинен көркөм адабият десе жантыгынан жата калат. Көп окуп, өз алдынча жазганга да демилге жасайт. Анын акылы тунук, жаратылышы тыңчи жок тентек келип, баамына урунган нерселердин баарын тескеп-териширгенгө, талдоого алганга, жалпылаштырганга жашынан көнүгтөт. Өз өмүрүнөн, көргөн-билигенинен, окуган китеpterинен сабак алып, турмуштан өз жолун тапсам деп жанын сабайт, жашоонун мазмун-манзызы эмнеде экенин издең баш катырат. Ушулардын натыйжасында ал өз бетиңче ой жүгүртүү, ар кайдай нерсеге сын көз менен кароо, өз ой-пикирип ташка тамга баскандай таамай туондуруу өнөрүнө эртелеп жетиштөт.

Ал солкулдаган жигит курагын Париждин ак соөктөр чөйрөсүндө өткөрөт. Бирок акыл-эс, билим, өз алдычалык жагынан кемелине эртөлөп келгис себептүү Антуан өз чөйрөсүндөгү жаш кишилердин чындал өмүр сүргөнгө, чындал эмгек кылганга, ишкеби же бирөөгөбү чындал жан-дилин бергснгө жарамсыз экенин, алардын жүрүм-туруму, сүйлөгөн сөздөрү, өз араЌ мамилелери, жасаган жумуштары бүт бойдон жасалма, арамбөөш, антикор экенин айгине андал билет. Ал тирүүлүктүн мындай формасын жерип, жөнөкөй эмгек адамдарына назар бурагат, алардын жасаган иштерине жана өмүр сүргөнүп ызат менен карай баштайт. «Мен турмуш менен бекем байланышкан, тамак табыш жана бала багыш зарылчылыгына башы байланган, бир айлыктан экинчи айлыкка араң-араң жеткен кишилерди жакшы көрөм» — дейт ал. Ошол карапайым адамдар кара күчү, акыл эмгеги, карандай мээнети менен коомдун дөөлөтүн курап, ак соөктөр жааматынын кыйпалбай күн көрүшүн, кысыр өмүр өткөрүшүн, турмуштагы эн олуттуу иштерди бүт бойдон оюнга айландырышын камсыз кыларын да Сент-Экзюпери ачык-айкын ажыратат. Ал өмүр менен турмуштун да, жумуш менен мээримдин да тазасып, нукурасын, бийигин күсөп кусаланат; өз өмүр

рүм адамдын накта аты менен затына арзыгыдай етсө деп, ички дүйнөм менен тышкы жүргөн-турганым бири-бирине шайкеш келгендей болсо деп тилемді; анан чыныгы өмүр сүргөн, чындал олуттуу жана мазмундуу жашаган кишилердиң көрсөм, алар менен биргэе иштесем, кошо жүрсөм деп дедгедйт.

Самолёттайдасам деп аябай эңсеген Сент-Экзюпери 1927-жылдын маинда мүдөөсүнө жетил, Франция капиталисти жана авиоконструктору Латекоэр негиздеген граждандык авиация компаниясына ишке кирет. Атадегендеги Тулуса — Касабланка, анан Касабланка — Дакар линиясында самолёт менен почта ташыйт. 1927-жылдын күзүндө Сахара аймагында жайгашкан аэропорттар аралык Кап-Жуби станциясынын начальниги болот. 1929-жылдын октябрьинде Франциянын «Аэропосталь» компаниясынын Түштүк Америкадагы бөлүмүнүн директорлугуна дайындалып, Аргентинага кетт. 1930-жылы Франция өкмөтү тарабынан граждандык авиацияга сарп кылган мәннеги учүн ардактуу орден менен сыйланат. 1931-жылы «Аэропосталь» компаниясы акча-каражат жагышпан сызга отуруп, акыры жабылып калат. Ушундан улам Сент-Экзюпери Аргентинадан өзөлөсүнө жанып келип, Франция — Түштүк Америка линиясында жөнөкөй учкуч (пилот) кызматын аткаралат. Андан кийин ал сыноочу учкуч, «Эр Франс» улуттук авиакомпаниясынын атайын тапшырмалар боюнча кызматкери, француз газеталарынын чет мамлекеттердеги кабарчысы болот. Париж — Сайгон, Нью-Йорк — Оттуу жер багыттарында самолётчон рейд жасайм деп эки сапар кырыкка учурдайт. Фашисттик Германия Францияга жапырып киргендеге Сент-Экзюпери өз ыктыяры менен аскер катарына кошуулуп, аба чалгындоолоруна катышат. Франциянын согушта жецилип калганын өзүнүн жекесе кайгысы катары кабыл алыш, кабырга кайыштырып күйүпбышат. Гитлерчил аскерлер Францияны басып алғалда алгач Мароккодо, андан кийин АКШда жүрөт. Өз элини баскынчыларга каршы салылашына катыша албай жатканына кейип-кепчилип, кан майданга барууга умтулат. 1943-жылы Алжирге келип, аерде фашизмге каршы согушка учкуч катары катышсам деп пиеттенет. Мароккодогу француз эскадрильясынын базасынан бир нече ирет Францияга чалгындалап учуп барат. 1944-жылы марта орточо бомбалоочу самолёттор эскадрильясынын командириrine орун басар болуп Сардинияга келет. Ошол эле жылы 31-июлда Франциянын үстүнө чалгындалап учуп барып, ошол саларынан кайрап кайтпай калат...

Сент-Экзюперинин кызыктуу жана мазмундуу өмүрү почта ташый турган авиация линиясында иштегендөн башталган. А кезде авиациянын али жармач чагы болчу, самолеттор азыркыдан алда кинчча чабал келип, алыш жол арты алчу эмес. Анда уч-кыйырсыз океандын үстүнөн эч жерге конвой шыдым отуш мындай турсун, Жер Ортолук деңиздин бир кашатынан экинчиине эсеп-аман жетиш кадимкىдэй кыйын маселс эле. Мына ушундай жагдайда учкучтардын алыш-жакын сапарларга үзгүлтүксүз учуп тур-

ганды кадырлесе тоң эрдиккө тете келген. Анын үстүнө оңбогондој оор, опурталдуу, оош-кыйыштуу жумушу учкучтардан ынтымакташып баш коштуу, өз ара көмөктөшүү, бирин бири жаманчылыкка кыйбоо зарычылыгын талап кылган. Анын үстүнө асман-жердин албуут күчтөрү менен таймашуу, адамдарга керек жөнөкөй жумуштуу ойдогудай аткарыш үчүн күрөшүү, дайыма карама-каршылыктарга карай беттеп жүрүү учкучтарга толукшуган чындыгы өмүрдүн даамын татуу, тириүлүктүн түпкү маңызын айра таануу, өзүн өзү андай билүү жагынаң мүмкүнчүлүк берген. «Жер өзүбүздү өзүбүз тааный билишибизге көмөк берет. Мындай көмөктү ки-тептердин бири да жер сыйктуу бере албайт. Анткенин жер бизге каршылык көрсөтөт. Адам болсо тоскоолдор менен алпурушуп жатып өзүн өзү биллип алат,— деп жазган Антуан «Адамдар планетасы» китебинде. — Бирок ушундай күрөш үчүн адамга курал керек. Жыгач сүргүч (ранда) же соко зарыл. Дыйкан өз азызында иштеп жүрүп табияттын кээ бир сырларын тартат да, көпчүлүккө тиешелүү акыйкattын таап чыгат. Самолёт да ошондой эле курал. Ал аба жолдорун салып, адамды түбөлүк өлбөй турган маселелерге ортоқтош кылат».

Граждандык авиацияда көп жылдар кызмат кылганы Сент-Экзюперинин өмүрлүк жана чыгармачылык тағдыры үчүн өтө зор маанигэ ээ болот. Ал күндөлүк оор жумуштардын убараасында жүрүп өмүрүнүн киргэн суудай күрпүлдөп өтүп жатканын айкын сезет; көнүлүн өйкөп келген көп татаал суроолордун жообун таап, көп маселелердин көмүске сырларын таасын баамдайт; тириүлүктүн ашкан олуттуу акыйкattарын, бийик маани-манзызын, кайталанбас сулуулугун жап-дили менен терең тааныйт; кызматташ адамдар арасында жасалмасыз ынтымак, ак пейил мамиле, өз ара арка-бел болуу, бири биринин кадырына жете билүү өкүм сүргөнүн өз көзү менен көрөт; өз кесибин ойдогудай мыкты билген, өз милдетин аткаруу учүн баарына кайыл болгон, ар качан иши менен сөзүнүн табийгыйлыгын сактап кала алган кишилер менен катар иштеп, коюн-колтукташ жүрүп, алардын арасынан жан кыйышпас мыкты достор табат. Айтор, авиация кызматында өткөн түйшүктүү өмүрү Сент-Экзюперинин оригиналдуу адам жана сүрөткер катары калыптанышына мүмкүндүк берет. Чынында да ал дал ошол мезгилде дүйнөгө көз карашын биротоло аныктайт, турмушка карата активдүү мамилесин иштеп чыгат, жазуучулук жана ойчулдук жөндөмүн бар көркү менен жадыратып ачып, тунук акыл менен кайнар сезимдин ширөөсүнөн бүткөн чыгармаларын жаратат.

Антуан де Сент-Экзюпери аракетим менен оюмду, кылган кызматым менен чыгармачылыгымды эриш-аркак айкалыштырып жашасам деп ти-леген. Ал чыны менен жашаганындай жазганга, жазганиндай жашаганга зор далалаттар жасаган. Акыйкattта да анын кыска өмүрү куду өзү ка-лагандай шайкешчилик менен өткөн. Ал карандай кыял менен адабий таасирлерге таянган чыгармачылыктан жаа бою качып, көбүнчө өз өмүр-

рунун, кесибинин, кызматынын туюмдуу тажрыйбасынан кайталанбас оригиналдуу образдар, идеялар, ой-пикирлер сууруп чыга алган. Ошол себептен анын ар бир китебинин мазмунуна анын керт башынан кечирген жана өз көзү менен көргөн окуялардын, кесиптештеринин ар кыл жагдайлардагы жүрүм-турумун жана иш-аракетин кылдат байкоолордун, адам менен жашоонун түпкү маани-маңзы тууралу чымырканган ойлонуулардын таамай тамгасы басылган.

Сент-Экзюпери «Түштүк почточусу» (1924), «Түндөп учуу» (1931), «Адамдар планетасы» (1939), «Согуш учкучу» жана «Кичинекей ханзада» (1943) деген көркөм китеpterин, бир канча публицистикалык макалаларын жана очерктерин жарыялаган. Қөп жылдар бою чымырканып жазган «Цитадель» аттуу китебин аягына чыгара албай калган. Анын биирнчи эле жарык көргөн чыгармасы («Түштүк почточусу») мазмунун жана формасынын жаңылыгы менен адабият билермандарын таңыратып, Франциядагы ардактуу адабий сыйлыктардын бирине арзыган. Ал эми «Адамдар планетасы» Француз академиясынын Чоң сыйлыгын алган.

Сент-Экзюперинин бардык чыгармалары адамдын урматына айтылган, кишилер достуугун даңазалаган, жакшылык менен жарыктын кудуретин салтанаттаган шандуу ыр сынарындей. Алардын арасында «Кичинекей ханзада» жомогу өзгөчө маанинге ээ, анткени анда жазуучунун элестүү формада айтылган керәзи, өмүрлүк философиясынын калпып алынган каймагы, чыгармачылык тажрыйбасынын сыйып алышын ширеси бар.

Ал жомок жазуучу өмүрүнүн эң кыйын, эң кейиштүү учурунда жазылган. А кезде жер жүзүн согуш өртү капитап, Франция немец фашисттеринин баскынында калып, Сент-Экзюпери болсо АКШда мусапырчылык тартып жүргөн. Баарынан да ата журтунун кордукка түшкөнү анын канырыгын кату тутөткөн. Антуан мекендештерин баскычыларга каршы түп көтөрө аттанса деп, өзүм да ошолордун арасында жоо менен чабышсам деп сама-ган. Бирок туткунда калган өлкөнү башотуу кыймылын жетектеген «чондор» өз ара араандашып, чырдашып, бири бирине жолтоо кылып туруп алышкан. Ошонусу менен алар кысталыш кезенде керексиз саясий атаандашууга азгырылып, жалпы элдин ыйык күрөшүнө обу жок кыянат жасашкан. Буга жаны ачышкан Сент-Экзюпери тигиндей осол жетекчилердин саясий бетин басма сөз жүзүнө ачыктай ачык ашкерелеп чыккан. Тиги жетекчилердин бир даары атактуу жазуучунун бетке айткан адилет сыйнына теригип, аны фашизмге каршы жалпы элдик күрөшкө кашайып эле катыштыrbай коюшкан. Ал эми Антуан чоң күрөштөн четте калганын, калк башына каран күн түшкөндө алыста бекер жатканын жеке керт башынын оор кайы-дарты катары кабыл алышып, жаны кашайган. Экинчи жактан, ал согуш убагында жан кыйышпас досторунан ажырап, жеке турмушу да онунан чыкпай кыйгачтап, дос-душмандын көбүнөн көңүлү калып, катуу кусага малынган. Ошондо анын кусалуу кыялъ мунарыктап алыста калган

бала чагын карай канат каккан... Аナン анын бүткүл кусалыгы, ачуу-таттуу ойлору, көксөгөн тилемектери каймана маани алыш, бийик жомок дара-жасына көкөлөп, кооз жана тунук, умуттүү жана кайылуу, элестүү жана таасирдүү бир баян иретинде жүрөгүнөн атылып чыккан.

Бала чак адам өмүрүнүң кайталанбас бир бактылуу учуро экенин бештен белгилүү. Баланын бактысы анын бейгам өмүр сүргөнүндө гана эмес. Жок, баланын өмүрү — толукшуган мазмундуу өмүр, өз алдынча машакаттуу өмүр. Баланын бактысы анын ой-сезиминин наристелигинде, ниетинин кирсиз тазалыгында, жашоого жайдары караганында, жүрүм-турумунун табийгыйлышында, дүйнөгө мамилесинин да жасалма эместигинде, ар кандай нерсенин дал өзөгүн айныбай көрө билгенинде. Ошон үчүн балада нукура адамдык зат, чыныгы кишиликтен касиет бар. Ошон үчүн баланын дүйнөгө көз карашында баёлук да, ақылмандык да бар.

«Кичинекей ханзада» баяны адамдын айыпсыз бала чагынын асылдыгын ырастайт, адамдар арасындагы туугандык жана достук байланыштардын зарылдыгын тастыктайт, бир кезде чоң кишилердин баарында бар болгон пейил тазалыгын, көнүл марттыгын, мээрим ысыктыгын, ишеним күчүн даңазалайт.

Самолёту абада кырыктап, айласыз эрмс чөлгө конгон учкучтуун башка планетадан келген кичинекей балага жолугушу терең кайманаттуу маанигэ ээ. Бул — жазуучунун өзү кусаланып сагынган бала чагы менен, баарыбыз дүйнөгө балача жайдары карасак деген таттуу кыялы менен жолугушуусу. Ханзаданын кыйын шартта жарк этип чыга калышы да өзүнчө бир шарттуу көркөм тетик. Ал тетиктүй болжолдуу чечмелениши мындай: жан дүйнөсү жалгызырап жүргөн чоң кишинин арт жагында татынакай бир мекени бар, ал мекен — анын кайран балалык учуро, ошол учурдан табарик калган таттуу эскермелери. Жазуучунун ою буюнча чоң адамдын өз наристе курагын дайыма эстей жүргөнү абзел, ошо курагынаң өмүр сүрүү өнөрү жагынан таалым алганы абзел.

Бирок балалыгын эстеп жүргөндүн жөнү бир башка, чонойгондо да бала кыялын өзүндө ала жүргөндүн жөнү бир башка. Тилемеке каршы, балапан чагындагы асыл касиеттерин чоң кишилердин көбү төкпөй-чачпай сактап кала албайт. Мунун өзү — чоң кишинин өмүрүндөгү кайра толбос өксүк, эң чоң рухий кырык, кадыресе трагедия. Жомокто Кичинекей ханзаданын калыстан кайып болушу адам тирүүлүгүнүн ушул оор трагедиясын қаңкуулайт.

Демек, бул жомок мүнөз баянда бала чактын баа жетпес асылдыгына жетине албай маашырканган сезимдер менен балалыктан айрылгандын ачуу арманы айкалышып кетиши өйдөкүдөй себептерден агып чыгат. Албетте, «Кичинекей ханзаданын» идеялык мазмуну ушул жондотуп чечмелөө менен гана бүтүп калбайт, анда көп сандаган кошумча пикирлер, кармалбас назик ойлор, сезимди тыз эттириген саптар арбын. Алардын баа-

рын жомокту күнт коуп окуп чыккан кишиге кайталап айтып бергендини кажаты деле жоктур.

Орусчасын адеп окуганымда «Кичинекей ханзада» мени аябай тамшандырган. Анын ажайып сонундугун тааныш-билиштериме жар салып, алардын айрымдарын окуп чыкканга да аргасыз кылгамын. Тек орусча билбegen улутташтарымын ушундай китешли окуй албасын эстеп, аларды чын пейлимен аяп да кеткемин. Айтса-айтпаса, азыркы заманда дүйнөдөгү чоң тилдердин бирди-жарымын жакшы билбegen китеpekкөйдөн аянычтуу, ким бар деги! Бу жомокту кыргызчалатайын деген ниет да ошондо менин көнүлүмө түшкөн.

Үрасын айтсан, кыргызча көркөм котормолордун басымдуу көпчүлүгү менин купулума анча толо бербейт. Биздин котормодо азырынча түп нусканын образдык мазмунун кыргызчалап кайра жаратуу эмес, тексттин сүйлөмдөрүн гана сөзмө-сөз көчүрүү үстөмдүк кылууда. Ошол себептен андай котормо китеpterден кандайдыр бир мookу канып, көркөм канимет табуу ётө кыйын. Сезимди чычырканактай тытмалаган жасалма сүйлөмдөр, орунсуз колдонулган жасалма сөздөр, тузу жок тамактан бешбетер супсак образдык курулмалар көңүлгө көк таштай эле тийбиди!

Мен «Кичинекей ханзаданын» мазмуну кыргызча чыпчыргасы коробой кайталанса деп, анын элпек стили менен назик тамашалуу интонациясы бузулбай берилсе деп, ар бир сүйлөмү куду эне тилибизде жакшы жазылгандай жатык, мукамдуу, табиный болсо деп тилегемин. Ошондой кылып чыгарам деп бир айдан ашык күндүр-түндүр иштегемин; сөз азабын тартып тытынып, улам-улам ондоп, кайра-кайра көчүрүп, кыйла эле убаратерчилик тарткымаын. Бирок мен жомокту кыргызчалатып жатканда кадыресе чыгармачылык канимет таап, өзүмдү бактылуу сөзгемин. Ооба, айтылуу ~~Францис~~ поборникин өрнөктүү өнөрүн колум менен кармалап көргөн-сүгөмүн, бийик ой-пикирлери менен мүдөөлөрүнө коошуп калгансыгамын, андай айгине ақыл-эси менен көркөм шыгынын шооласына жуунуу алгандай болгомун...

Эгер чыгармачылыкка олуттуу карасан, бир убакта жазганинды көп жылдан соң кайра окуп алыш, апындан толгон токой өксүктөр табарыңбышык. Ошол жазганиндын баарын болбосо да, көп жерин баса калып ондогун келери да турган кеп. Мен дагы «Кичинекей ханзаданын» ушу котормосун көп жылдан кийин окуп көрүп, анда бир топ майда-чоң мұчүлүштөр бар экенин айын баамдадым. Канткен менен кыргыз котормо өнөрүндө тамырлаган сөзмө-сөз которуу салттары мага да аздыр-көптүр таасирин тийгизген экен, ошо тутрактап жабышкан салттардан биротоло күйрүк үзүп кете албапмын. Сыягы, өз ичинде жалпайып отурган көрүнбөс «редактордон» да, басма үйүндө кокоюп отурган чыныгы редактордон да күн мурантан сестенип жалтактагамын го. Эми которсом, балким, таптакыр башкача чыгарар белем?

Бирок мен бул котормомду кайра окуп, анча деле уялганым жок. Бая-
гыда жан-дилиим менен чымырканып иштеп, жалпы тексттин кадыресе
кыргызча угулушуна жетишкен окшобоймбу. Деген менен кажынып аракет
кылганымын акыбети дурус эле кайткан сыйктанат. Бул айтканым — өзү
күрөк керип курулай мактанганым эмес, жөн гана бир кезде жасаган ми-
нистимин адалдыгына ыраазы болгонум.

Үйрас, котормону бир сыйра учкай редакциялап да чыктым: азыр
келишпегендөй көрүнгөн сүйлөмдөрү менен сөздөрүн жаңыладым, катар
сылган жерлерин ондодум, басуу процессинде тушуп калган абзацт
кайра калыбына келтирдим. Тек китептин стилдик ыргагына гана кол ти-
гизгеним жок.

«Кичинекей ханзаданын» кыргызча экинчи жолу басылып жатканы,
бетте, мени кубандыrbай койбойт. Мен эн оболу мууну дагы көп ките,
окуй турганын ойлоп кубанам, ал эми бу чыгарма менен биринчи жолу
тааныша турган жаш балдардын бактысына кадимкидей көз артып сук-
танам.

Салижан Жигитов.

АНТУАН де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ
МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ

Сказка

Второе издание

(На киргизском языке)

Для детей
среднего школьного возраста
ИЗДАТЕЛЬСТВО «МЕКТЕП»

Которгон С. Жигитов
Редактору С. Станалиев
Сурет редактору А. Байберуев
Техн. редактору Л. Хван
Корректору Д. Ороскожеева

ИБ 2382

Терүүгө 10. 06. 81. берилди. Басуу-
га 30. 10. 81. кол койулду. № 2 типо-
графия кагазы. Кагаздын форматы
 $60 \times 84\frac{1}{16}$. Адабий ариби. Жөнөкөй
ыкма менен басылды. 5,75 физ.
басма табак, 5,35 шарттуу басма
табак, 4,21 учёттүк басма табак.
11,165 шарттуу боёк түшүрүү.
Нускасы 10.000. Заказ № 290.
Баасы 15 т.

«Мектеп» басмасы.
720361, ГСП, Фрунзе ш.,
Совет көчесү, 170.

Кыргыз ССР басма, полиграфия
жана китеп соода иштери бөюнча
мамлекеттик комитети. Кыргыз
ССРинин 50 жылдыгы атындагы
Кыргызполиграфкомбинаты.
720461, ГСП, Фрунзе, 5,
Жигулук көчесү, 102.